

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

**БАНК ТУТУМУНУН ӨНҮГҮҮ
ТЕҢДЕҢЦИЯЛАРЫ**

2009-ЖЫЛДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫ (16)

БИШКЕК, 2010-жыл

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

Төрага: Боконтаев К.К.
Кенештин мүчөлөрү: Алыбаева С.К.
Еремеева Е.А.
Жакыпов М.Ж.
Аманов Б.К.
Давлесов А.Н.
Садыкова Н.О.
Хан Р.Д.

Жооптуу катчы: Ажымудинов Р.К.

Бул кызматкерлер басылманы даярдоодо негизги аткаруучулардан болушкан:
Оморов Т. (1-бөлүк), Ташматова Ж. (2-бөлүк), Асаналиева Н. (3-бөлүк), Осмонова З.
(4-бөлүк), Ыктыбаев А. (5-бөлүк), Аматова Э. (6-бөлүк),
Капарова Г., Оморов Т. (7-бөлүк).

Уюштуруучусу: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн. Жалпыга маалым-
доо каражаттарын каттоо жөнүндөгү 2002-жылдын 18-сентябриндагы
№783-күбөлүккө ээ.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2010

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз, кайрадан басылып чыгары-
лууга жана кайсыл формада жана кайсы каражаттар менен болбосун таркатылууга тийиш эмес.
Басылманы көчүрүп басууда жана которууда «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» басыл-
масына милдеттүү түрдө таянуу зарыл.

"МЧМ Дифайн плюс" ЖЧКсынын басма борборунда 230 нускада
басууга даярдалып, басылып чыгарылды.

Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары

Кыргызстандын банк тутумунун өнүгүшүнө финанссылык ортомчу катары, иликтөөлөрдү жүргүзүү жана ага баа берүү, турукташууга жетишүүдө жана аны колдоп туруда орун алган тоскоолдуктарды, ошондой эле Кыргызстандын банк тутумунун турукташуусунун составдык элементтерине баа берүү «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» басылмасынын максаты болуп саналат. Басылма 1-январга жана 1-июлга карата абал боюнча кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланып турат.

Маалыматтарды жаңыртуунун акыркы күнү: 2010-жылдын 1-январы

Басылманын мазмунуна байланыштуу маселелер боюнча:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын
Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгына
Бишкек шаары, Т.Үметалиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча,
(996 3312) 66 92 52 телефону,
(996312) 65 64 77 факсы аркылуу кайрылсаныздар болот.
Электрондук почта: ajumudinov@nbkr.kg.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Жылдык отчет Улуттук банктын жыл ичиндеги бүткөргөн иши жөнүндө толук отчету болуп саналат. Ал экономиканын реалдуу секторундагы өзгөрүүлөрдүн натыйжаларынын кыскача мүнөздөмөсүн, ошондой эле акча-кредит чөйрөсүндөгү Улуттук банктын чечимдерин жана аракеттерин чагылдырат. Өзүнө экономикалык өнүгүү жана акча-кредит саясаты жөнүндө маалыматтарды, финанссылык отчеттуу, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана английс тилдеринде басылып чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Улуттук банктын бюллетени Кыргыз Республикасынын реалдуу сектор, финанссылык жана тышкы экономикалык сектор, ошондой эле мамлекеттик финансды боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн камтыйт. Бюллетенди даярдоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетинин, Финансы министрлигинин, коммерциялык банктардын, Кыргыз Республикасынын Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын жана Улуттук банктын материалдары пайдаланылат. Ай сайын кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм тенденциеми

Бул басылмада Кыргыз Республикасынын тышкы секторунун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат жана төлөм тенденциин аналитикалык жана нейтралдуу формасы, тышкы сооданын түзүмү, эл аралык камдар, тышкы карыз боюнча маалыматтар менен таблицалар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык инвестициялык позициясы камтыйлат. Басылма чейрек сайын – январь, май, июль жана октябрь айларында жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Баяндама республикадагы жана анын региондорундагы керектөө бааларынын динамикасынын чагылдырылышинын, инфляциянын негизги факторлорун иликтөөлөрдү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредиттик саясат жагындагы чечимдери жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана анда келерки чейрекке инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банктын пресс-релизи Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумундагы окуялар түрмөгүн, финансдырындырылышын, инфляциянын негизги факторлорун иликтөөлөрдү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредиттик саясат жагындагы чечимдери жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана ортуулуп чыгарылат. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Бул басылма Кыргыз Республикасын банктык мыйзамдарынын пайдубалын түзүүчү ченемдик документтер менен коммерциялык банктарды жана коомчулукту камсыз кылуу учун Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоону билдириет. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылат.

Бардык басылмалар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын буйругу менен бекитилген тизмеге ылайык таркатылат жана <http://www.nbkr.kg> дареги боюнча web-сайтка жайгаштырылат.

МАЗМУНУ

| | |
|--|----|
| КИРИШҮҮ | 7 |
| I. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ-КРЕДИТ СИСТЕМАСЫНЫН АБАЛЫ | 8 |
| II. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ | 10 |
| 2.1. Банк тутумунун түзүмү | 10 |
| 2.2. Тобокелдиктер | 15 |
| 2.2.1. Кредиттик тобокелдик | 15 |
| 2.2.2. Ликвиддүлүк тобокелдиги | 16 |
| 2.2.3. Концентрациялануу тобокелдиги | 19 |
| 2.3. Капиталдын шайкештик деңгээли | 22 |
| 2.4. Финансылык натыйжалар | 23 |
| 2.5. Финансылык ортомчулук көрсөткүчү | 25 |
| III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИ | 27 |
| 3.1. Банктык эмес финансы-кредит мекемелер системасынын абалы | 27 |
| 3.2. Кредит портфелинин түзүмү жана өзгөрүү динамикасы | 29 |
| 3.3. Негизги тобокелдиктер | 31 |
| IV. ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫ | 32 |
| 4.1. Төлөм системасынын түзүмү | 32 |
| 4.2. Банк продуктылары, тарифтер жана кызмат көрсөтүүлөр | 33 |
| 4.3. Нак жана нак эмес жүгүртүүлөр | 35 |
| 4.3.1. Нак жүгүртүүлөр | 35 |
| 4.3.2. Нак эмес жүгүртүүлөр | 36 |
| 4.3.3. Банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр системасы | 36 |
| 4.3.4. Жол чектери менен операцияларды кошо алганда чек ара аркылуу өткөрүлүүчү төлөмдөр | 39 |
| V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ | 40 |
| 5.1. Уй чарбасы | 40 |
| 5.1.1. Банк тутумунун алдындагы милдеттенмелер | 40 |
| 5.1.2. Калктын өздүк жыйымдары | 41 |
| 5.2. Корпоративдик сектор | 42 |
| 5.2.1. Банк тутумунун алдындагы милдеттенмелер | 42 |
| 5.2.2 Дебитордук жана кредитордук карыздардын абалы | 43 |
| 5.2.3. Финансылык натыйжалар | 44 |
| VI. ФИНАНСЫ СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ | 45 |
| VII. АТАЙЫН КАРАЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР | 50 |
| ОНДООЛОР | 52 |
| «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн | 52 |
| «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн | 53 |

КИРИШҮҮ

Республиканын банк тутумунда 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында экономиканын реалдуу секторун кредиттөө көлөмүнүн өсүш армынын басаңдашы, ошондой эле банк тутумунун финанссылык ортомчулугунун айрым көрсөткүчтөрүнүн бир аз төмөндөгөндүгү байкалган. Ошондой болсо да, ликвиддүүлүктүн олуттуу запасы жана коммерциялык банктардын капиталынын шайкештик дәнгээлинин белгиленген нормативдерге салыштырганда артыши, банк тутумунун ишинин жетишээрлик туруктуу улантылып жаткандыгын айгинелейт.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде финансы-кредит системасынын ресурстук базасынын кеңейүүсүнүн алгылыктуу тенденциясы сакталып турган, бирок анын өсүш армы байкаларлык төмөндөгөн. Активдердин өсүшүнүн жана Банктык жана банктык эмес кредиттик мекемелердин капиталдаштыруунун, банк тутумунун депозиттик базасының, ошондой эле экономиканын финанссы секторуна чет өлкө инвестицияларынын агылып киругүүсүнүн эсебинен көбөйүү жүргөн. Мында, мөөнөттүү депозиттердин көлөмүнүн өсүшү (коммерциялык банктардын депозиттик базасынын өсүшү) банктардын экономиканы орто жана узак мөөнөттүү каржылоосун арттыруу боюнча потенциалынын жогорулатылгандыгын тастыктайт.

Ресурстук базанын 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында өсүүгө ык коюу шартында, экономиканы кредиттөө көлөмүнүн өсүшүнүн акыркы жылдары калыптанган алгылыктуу тенденциясы сакталып калган, бирок кредиттердин өсүш армы байкаларлык кыскарган. Финансы-кредит системасынын кредиттеринин көлөмүнүн кыскарышынын натыйжасында кредит портфелинин өсүш армынын басаңдагандыгы байкалган.

Дүйнөлүк финанссылык каатчылыктын өсүштүн айрым көрсөткүчтөрүнө кыйыр түрдөгү терс таасирине карабастан, банк тутумунун туруктуулугунун сакталып калгандыгы белгиленген. Коммерциялык банктардын капиталдык базасынын сапатынын жакшыргандыгын, банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнүн чөйрөсүнүн кеңейгендигин, сапатынын жакшыргандыгын да белгилеп кетүү зарыл, албетте булар республиканын экономикасын өнүктүрүүнүн алгылыктуу факторлорунан болуп саналат.

Мындан тышкary, бул жерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына караштуу Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондусу өз ишин жүзөгө ашырууну баштагандыгын да белгилеп кетүү зарыл. Мына ушул Фонддун иши жөнүндө маалымат «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» басылмасынын «Атайын каралган маселелер» бөлүгүндө чагылдырылган.

I. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ-КРЕДИТ СИСТЕМАСЫНЫН АБАЛЫ

1. Кыргыз Республикасынын финансы-кредит системасынын абалы

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы активдери,¹ 2008-жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 3 пайызга өскөн, мында бул көрсөткүчтүн өсүшүн банктык эмес финанссы-кредит мекемелери камсыз кылган.


Чогуу алгандагы кредит портфелинин ички дүн продуктуга (ИДП) карата катышы катары аныкталган², финанссылык ортомчулук көрсөткүчү 2008-жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда төмөндөө менен 17,8 пайызды (1.1-графикти) түзгөн.

Банк тутумунун кредиттеринин төмөндөө арымы 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичинде, 2008-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда «минус» (-) 1,8 пайызды³ түзгөн.


Банктар финанссы-кредит системасында басымдуу абалды ээлөөнү улантууда (1.2-график) жана 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде алардын үлүшү 74,6 пайызды⁴ түзүү менен, 2008-жылдын ушул эле мезгилине караганда 3,6 пайыздык пунктка төмөндөгөн.

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атايын камдардын (РППУ) көлөмүнүн банк тутумунун жана БФКМдердин кредиттеринин көлөмүнө карата катышынын динамикасы, банктардын кредит портфелинин сапатынын айрым бир начарлоого дуушар болгондугун тастыктоодо (1.3-график). 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча, БФКМдердин кредит портфелинде атайын РППУнун үлүшү көбөйүү менен 2,4 пайызды түзгөн, ал эми банк тутумунда бул көрсөткүч 0,2 пайыздык пунктка көбөйүп 4,8 пайызды түзгөн.

1.1-график. Финанссы-кредит системасынын (ФКС) кредит портфелинин (КП) өзгөрүү динамикасы, ИДПга карата пайыздарда



1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин (КП) түзүмү




¹ Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана банктык эмес финанссы-кредит мекемелердин көрсөткүчтөрү, бул жерде финанссы-кредит системасынын иликтөөгө алынып жаткан көрсөткүчтөрү катары каралат.


² Эсептөөдө ақыркы 12 ай ичиндеги айыны ИДП боюнча маалыматтар эске алынат.

³ Банк тутумунун кредит портфели банкрот болгон банктардын кредит портфелин да камтыйт.

1.3-график. Банк тутумунун жана БФКМдин кредит портфелдеридеги атайын РППУнун деңгээли



1.4-график. Ар кандай ФКМдин кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендердин түрдүүлүгү, пайыздар



Эскертуү: КБ, ул. – Улуттук валюта коммерциялык банктарда; КБ, чет. – Чет өлкө валютада коммерциялык банктарда; КС – кредиттик союздар; МФУ – микрофинансалык уюмдар.

Кароого алынып жаткан мезгилде 2008-жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда, коммерциялык банктардын жана кредиттик союздардын кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендердин көбөйгөндүгү байкалган.

Басылманын ушул бөлүгүнүн 1.4-графигинде коммерциялык банктар жана банктык эмес финансы-кредит мекемелери тарабынан берилген кредиттер боюнча (улуттук жана чет өлкө валюталарында) орточо салмактанып алынган пайыздык чендердин чиелениши берилген, ал кандайдыр бир деңгээлде кредиттик ресурстардын наркынын өзгөрүү деңгээлине жана багытына баа берүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Ушул эле 1.4-графикте ломбарддардын кредиттери боюнча орточо алынган чендер чагылдырылган эмес, 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч алынган эмес (2008-жылдын ушул эле мезгилиnde – 132,3% түзгөн).

Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасында сыйктуу эле, улуттук валютадагы жаңыдан берилген кредиттери боюнча орточо алынган пайыздык чендердин деңгээли жогорулаган, алсак, жылдын экинчи жарым жылдыгында 2008-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда, чет өлкө валютасындағы кредиттер боюнча пайыздык чендердин орточо деңгээли 0,9 пайыздык пунктка, ал эми улуттук валютада 0,4 пайыздык пунктка көбөйгөн.

Ошентип, Кыргызстандын финансы-кредит системасынын кароого алынып жаткан мезгил ичиндеги абалын төмөнкүчө мүнөздөөгө болот:

- негизги көрсөткүчтөрдүн абсолюттук мааниде өсүшүнүн уланышы;
- финансалык ортомчулуктун айрым көрсөткүчүнүн өсүшүнүн басаңдашы, бул көрсөткүчтүн өсүш арымынын кыйла олуттуу басаңдоосуу банк тутуму боюнча байкалган;
- коммерциялык банктардын кредит портфелинин сапаттык мүнөздөмөлөрүнүн айрым бир начарлоосу;
- коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн көбөйүүсү.
- банк тутумунун капиталынын шайкештик деңгээлинин жогорулоосу.

⁴ Банк тутумунун бардык маалыматтары мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттон алынат.

П. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ

2.1. Банк тутумунун түзүмү


2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата абал боюнча республикада 22 коммерциялык банк (Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалин кошо алганда) иштеп турған, анын ичинде 16 банк – капиталда чет өлкөлүктөрдүн катышуусу менен анын ичинен 11 банкта чет өлкөлөрдүн катышуусу 50 пайыздан көбүрөөкту түзгөн. Республиканын бардык банк мекемелери иш чөйрөсүнө жараза универсалдуу болуп саналат.

Бүтүндөй алганда, 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата банк тутуму боюнча негизги көрсөткүчтөрдүн атап айтканда, коммерциялык банктардын активдеринин, милдеттенмелеринин жана депозиттик базасынын абсолюттук мааниде алганда өсүш тенденциясы уланган.

Банк тутумунун түзүмүнө «ири», «ортосу» жана «чакан» банктар¹ топторунан турған рынок сегменти көз карашынан анализдөөлөрдү жүргүзүү (2.1.1-график), кари оло алынып жаткан мезгилде салыштырмалуу салмагы 3,1 пайыздык пунктка өскөн «ири» банктардын рыноктук үлүшүнүн арткандыгын тастыктайт. Мында, «ортосу» жана «чакан» банктардын үлүшү тиешелүүлүгүнө жараза 1,0 жана 2,1 пайыздык пунктка төмөндөгөн.

Рыноктогу «ири» банктар сегментин 73,8 пайыздагы рыноктук үлүштү ээлеген бир банк түзөт. Бул банк

2.1.1-график. Банк тутумунун банктар тобу боюнча түзүмүнүн өзөрүүсү



¹ Бул басылмада иликтоөлөрдү жүргүзүү максатында, «ири» банктар катары банк рыногунда үлүшү (d_i) 10% ашкан банктар (суммардык активдерде кредиттерде, депозиттерде жана милдеттенмелерде үлүштүн орточонгон квадраты), 5% тен 10% чейинкини түзгөндөр «ортосу» банктар, ал эми 5% жетпегендөр түзгөндөр «чакан» банктар катары түшүндүрүлөт. Бул төмөнкү формула боюнча эсептелет:


$$d_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^N X_i} \quad \text{мында, } i\text{-банктын банк секторундагы үлүшү,}$$

мында N – иштеп жаткан коммерциялык банктардын саны;

$$X_i = \frac{d_A^2 + d_{Kp}^2 + d_\Delta^2 + d_{O\delta}^2}{4} \quad \text{– төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча}$$


орточо арифметикалык өлчөм: (d_A^2) – банктардын чогуу алгандагы активдериндеги, кредиттердеги (d_{Kp}^2), депозиттердеги (d_Δ^2) жана милдеттенмелердеги ($d_{O\delta}^2$) i -банктын активдеринин үлүшүнүн квадраты.

2.1.2-график. Банк тутумунун уставдык капиталынын түзүмүнүн өзгөрүүсү



■ Резидент эмештердин уставдык капиталдагы үлүшү
■ Резиденттердин уставдык капиталдагы үлүшү

2.1.3-график. Банк тутумунун активдеринин түзүмүнүн өзгөрүүсү



■ Ликвиддүү активдер
□ Иштеп жаткан активдер
□ Жана башка активдер

чогуу алгандагы депозиттик базада эң чоң үлүштү - 44,1 пайызды (банктардын ж.б. ФКМдердин, ошондой эле бийлик органдарынын депозиттерин эске албаганда), ал эми банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринде 32,7 пайызды түзгөн көрсөткүчү боюнча «ири» банктар катарына чегерилген. Мында, бул банк кредиттер рыногуунун негизги катышуучуларынын тобуна да кирет (13,7 пайыз).

Кароого алынып жаткан мезгилде банк тутумунун чогуу алгандагы капиталы 10,3 пайызга өскөн. Банктардын уставдык капиталды көбөйтүүсүнүн (672,0 млн. сомго), ошондой эле 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында алынган утурумдук пайданын (827,9 млн. сом) эсебинен өсүш жүргөн.

Коммерциялык банктардын уставдык капиталындагы чет өлкө капиталынын үлүшү 52,9 пайызды түзгөн (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата – 54,2 пайыз), 2.1.1-графикти карагыла.

Кароого алынып жаткан мезгил ичиндеги резиденттердин уставдык капиталынын жалпы өсүш армы 11,4 пайызды, ал эми резидент эмештердин уставдык капиталынын өсүшү 5,9 пайызды түзгөн.

Банктардын капиталдык базасынын уланып жаткан өсүшүү банк тутумунун андан-аркы өнүгүшү үчүн жетиштүү потенциалды түптөөгө өбелгө болгон.

Банк тутумунун активдеринин 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата өсүшү 4,4 пайыз чегинде катталган. Чогуу алгандагы активдердин түзүмүнүн өзгөрүүсүн карап көрүү менен (2.1.3-график) банктардын активдеринин 51,8 пайызы иштеген² активдер болуп санала тургандыгын белгилеп кетүү зарыл жана алардын үлүшү 1,1 пайыздык пунктка көбөйгөн. Мында, банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринде ликвиддүү активдердин үлүшү³ 30,5 пайыздан 38,2 пайызга чейин көбөйгөн. Активдердин мына ушул категориясынын көбөйүүсү негизинен башка банктардағы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын калдыктарынын 103,3 пайызга өсүшүнүн эсебинен жүргөн.

Активдердин ликвиддүүлүгүнүн Улуттук банк тарбыйанан белгиленген нормативдерге ылайык жетиштүүлүгү, банктарга келечекте ликвиддүү активдер-

² Кредиттер ФКМдерге жайгаштырылган депозиттер, баалуу кагаздар жана пайыздык киреше алып келген, отчеттук күнгө карата абал боюнча баланста эске алынган башка жайгаштыруулар иштеген активдерди түшүндүрөт.

³ Ликвиддүү активдер дегендөн улам, банктардын кассалардагы жана корреспонденттик эсептердеги каражаттарын түшүнүү зарыл.

дин үлүшүнүн кыскарышынын эсебинен экономиканы кредиттөөнү арттырууга өбөлгө түзөт.

Мында, «жана башка» активдердин үлүшү 10,0 пайызды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүүнүн пилоттук долбоору жөнүндө» Жарлыгынын жана «Кыргыз Республикасы менен Ислам Өнүгүү Банкынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө мемарандумдун» талабын аткаруу максатында, ислам каржылоо принциптеринин негизинде операцияларды жүзөгө ашыруу улантылууда. Караго алынып жаткан мезгилдин акырына карата, мына ушундай операциялардын көлөмү 365,1 млн. сомду (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырында – 232,7 млн. сомду) түзгөн.


Иштеп жаткан активдердин түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө кылдат талдап иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында, ресурстарды жайгаштыруунун негизги булагы жана кредит портфелиндеги өзгөрүүлөр катары, банк тутумунун чогуу алгандағы депозиттик базасынын түзүмүнө анализдоолор төмөндө келтирилген⁴. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырында банк тутумунун депозиттик базасынын өсүшү уланган. Өсүш 21,1 пайызды түзүп, ал эми депозиттердин суммасы 38,3 млрд. сомго жеткен. Депозиттердин түзүмүндө жеке адамдардын аманаттарынын үлүшү 25,1 пайыз чегинде катталган (1,1 пайыздык пунктка көбөйүү). Мында, жеке адамдардын депозиттеринин көлөмүнүн өсүшү 26,8 пайызды түзгөн.

Юридикалык жактардын депозиттеринин салыштырма салмагы 61,5 пайызды түзгөн (2,8 пайыздык пунктка көбөйүү). Мында, юридикалык жактардын депозиттеринин көлөмүнүн өсүшү 26,9 пайызда катталган.

Ал эми калган үлүштү (13,4 пайыз) Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын депозиттери ээлейт. Бул категорияга кирген депозиттердин көлөмүнүн төмөндөөсү 5,5 пайызды түзгөн.


Караго алынып жаткан мезгил ичинде мөөнөттүү депозиттердин үлүшүнүн банктардын бүтүндөй депозиттик базасынын 22,5 пайызына чейин көбөйүүсү (2.1.4-график) жүргөн. Бул, өз кезегинде, банктардын

2.1.4-график. Банк тутумунун депозиттеринин тартуу мөөнөттөрү боюнча түзүмүнүн өзгөрүүсү




⁴ Бул жерде жана мындан ары ушул категорияга ишканалардын жана калайык-калктын депозиттери, ошнодой эле Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын депозиттери кирет.


2.1.5-график. Банк тутумунун депозиттеринин валюталардын түрлөрү боюнча түзүмүнүн изгөрүүсү



2.1.6-график. Банк тутумунун кредит портфелинин валюталардын түрлөрү боюнча түзүмүнүн изгөрүүсү



2.1.7-график. Банк тутумунун кредит портфелинин түзүмүнүн жайгаштыруу мөнөттору боюнча изгөрүүсү



□ Узак мөнөттүү кредиттердин үлүшү
▨ Кыска жана орто мөнөттүү кредиттердин үлүшү

экономиканы орто жана узак мөнөттүү каржылоого алышын арттыруу боюнча потенциалын арттырат. Мында, жеке адамдардын мөнөттүү депозиттери 33,0 пайызга есүү менен абсолюттук мааниде алганда 6 194,4 млн. сомду түзгөндүгүн белгилеп кетүү зарыл, бул калайык-калктын банк тутумуна карата ишениминин бекемделип жатышынын далили.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырында банк тутумунун депозиттик базасынын «долларлашуу» деңгээлинин жогорулагандыгы катталган (2.1.5-график). Бул көрсөткүч 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча алынган 58,9 пайызга караганда 61,7 пайызды түзгөн. Каароого алынып жаткан мезгилдин ақырына карата юридикалык жактардын депозиттеринин «долларлашуу» деңгээли 2,8 пайыздык пунктка көбөйүү менен 44,5 пайызды түзгөн. Жеке адамдардын чет өлкө валютасындагы депозиттеринин үлүшү 0,5 пайыздык пунктка көбөйүү менен 14,7 пайызда катталган. Ушул мезгил ичинде жеке адамдардын улуттук валютадагы депозиттеринин үлүшү чогуу алгандагы депозиттик базасын 25,1 пайызына жеткен.

Каароого алынып жаткан мезгилдин ақырында банк тутумунун чогуу алгандагы кредит портфели⁵ 1,1 пайызга төмөндөө менен 25,1 млрд. сомду түзгөн. Мында, коммерциялык банктардын кредиттеринин «долларлашуу» деңгээли төмөндөө менен ушул мезгилдин ақырына карата 62,3 пайызды түзгөн (2.1.6-график).

Узак мөнөттүү кредиттердин үлүшү⁶ 56,9 пайыздан 61,1 пайызга чейин көбөйгөн, ал эми абсолюттук мааниде алганда, көбөйүү 18,5 пайыз чегинде катталган. Кайтарып берүү мөнөтү бир жылга жетпеген кредиттердин салыштырма салмагы, салыштырмалуу жогорку деңгээлде калгандыгы белгиленген (38,9 пайыз) (2.1.7-график).

Кредиттер боюнча колдонуудагы пайыздык чендерге баа берүүдө, пайыздык чендердин вариациялануу коэфициенти, кредиттер боюнча орто жана орточо салмактанып алынган чен сыйктуу мүнөздөмөлөр каароого алынган.

Улуттук валютада берилген кредиттер боюнча алардын 6 ай аралыгындагы орточо арифметикалык

⁵ Бул жерде жана мындан ары болу категорияга бардык кредиттер боюнча дисконт жана банктарга жана башка ФКМдерге кредиттер копшулбайт.

⁶ 1 жылдан ашыгыраак мөнөттөө берилген кредиттер узак мөнөттүү кредиттер катары түшүндүрүлөт.

мааниси катары эсептелинген пайыздык чендер 26,5 пайызды, чет өлкө валютасында 21,3 пайызды түзгөн. 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы салыштырганда улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендер 0,2 пайыздык пунктка, ал эми чет өлкө валютасында – 0,5 пайыздык пунктка төмөндөгөн. Кредиттер рыногундагы пайыздык чендердин чиеленүү өлчөмүн чагылдырган вариациялануу коэффициенти улуттук валютадагы кредиттер сыйктуу эле, чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча да бир аз төмөндөгөн. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата чет өлкө валютасындагы сыйктуу эле, улуттук валютадагы кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер дээрлик орточо ченге теңешкен (2.1.8, 2.1.9-графиктер).


Ошентип, 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата банк секторунда төмөнкүдөй тенденциялар байкалган:

- банк тутумун капиталдаштыруунун өсүшү;
- бийлик органдарынын депозиттерин жана кредиттерин эске албаганда, бүтүндөй алганда банктардын депозиттик базасынын көбөйүшү;
- банктардын кредит портфелинде кардарларга берилген узак мөөнөттүү кредиттердин салыштырма салмагынын көбөйүүсү;
- банк тутумунун активдеринин өсүшү алкагында кредит портфелинин өлчөмүнүн бир аз төмөндөшү;
- банк тутумунун депозиттик базасынын «долларлашуу» денгээлинин өсүшү;
- коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн көбөйүүсү.

2.1.8-график. Улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүүсү



2.1.9-график. Чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүүсү



2.2. Тобокелдиктер

2.2.1. Кредиттик тобокелдик

Кредиттик тобокелдик банк ишин коштот жүргөн негизги тобокелдиктердин бири болуп саналат. Ушул бөлүктүн алкагында, банктардын өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камтып турган активдүү операциялар кароого алынат.

Кредит портфелинин сапатына баа берүү үчүн коммерциялык банктар кредиттерди классификациялоо¹ системасын колдонот, бул система кредиттердин кайтарылбай калуусунан улам потенциалдуу чыгымдардын мүмкүн болгон денгээлин жана тиешелүү камдарды түзүү аркылуу алардын ордун өз учурунда жабуу мүмкүнчүлүгүн аныктоого өбөлгө түзөт.

Кредит портфелинин сапатына талдап иликтөөлөрдү жүргүзүү учурунда анын сапатынын начарлап бара жатышынын алгачки белгилерин чагылдырган классификацияланган жана мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер айрыкча көнүл бурууну талап кылат. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында кредит портфелиндең классификацияланган жана мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттердин үлүшүнүн азаюусу жүргөн (2.2.1.1-график). Мында, активдердин кайтарылбай калышы тобокелдиги көрсөткүчү (атайын РППУ менен кредит портфелинин катышы) жол берилген денгээлдин чегинде сакталып турган. Болочокто кредит портфелинин денгээлинин жогорулоосуна же төмөндөөсүнө таасир эте алган факторлордун бири катары «байкоого алынган» кредиттер катары классификацияланган кредиттердин көлөмүнүн өзгөрүүсүн кароого алууга мүмкүн. Иликтөөгө алынып жаткан мезгил ичинде мына ушундай кредиттердин салыштырма салмагы азайган (2.2.1.2-график), алар жалпы кредит портфелинде салмактуу үлүштү (10,8 пайызды) ээлөөсүн уланткан.

Банктар тарабынан кредиттердин кабыл алынган классификациясына адекваттуу камдардын көлөмү

2.2.1.1-график. Банк тутумунун кредит портфелиндең кредиттик тобокелдиктеринин дөнгөлөлиниң өзгөрүүсү



¹ Кредит портфелинин сапатына баа берүү максатында, бардык кредиттерди кардарлардын банк алдынdagы өз милдеттенмелерин аткаруу мүмкүнчүлүгүне жараша 6 категорияга бөлүү карапган: нормалдуу, каттаатандырлык, байкоого алынган, субстандарттык, шектүү жана жоготу катары таанылгандар (классификациялоонун начарлоосу тартибинде көлтирилген). Акыркы 3 категорияга кирген жана берилген каражаттардын кайтарылышы көз карашынан эн эле алгылыксız мүнөздөмөлөргө ээ болгон кредиттер «иштебеген» же «классификацияланган» категорияларга чегерилген. Көрсөтүлгөн ар бир 6 категория боюнча банк, ошолорго жараша кам түзүүгө тийиш, ал берилген кредиттердин суммасынан пайыз катары аныкталышы зарыл.

түзүлгөн жана алар жалпы кредит портфелинин 6,9 пайызын түзөт (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын ақырына карата бул көрсөткүч 6,7 пайыз чегинде катталган эле).

Бир категориядагы классификацияланган кредиттердин сапатынын начарлоосу жана камдарга кошумча чегерүүлөр ишке ашырылган учурда, банктардын «таза» суммардык капиталынын өлчөмү бир азга азаят.

Ошентип, негизинде кредиттик тобокелдик алгылыктуу денгээлде чектелет.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата «таза» кредит портфелинин салыштырма салмагы (кардарларга берилген кредиттер боюнча кaryздардын калдыгы, классификацияланган кредиттер боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга атайдын түзүлгөн камдарды минуска чыгаруу менен) банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринин 35,2 пайызын түзгөн (2.2.1.3-график) жана өткөн жарым жылдыктагыга салыштырганда 2,0 пайыздык пунктка төмөндөгөн. Бул, демек, банктардын активдеринин башка топторунун салыштырмалуу салмагынын жогорулоосуна түрткү берген.


2.2.2. Ликвиддүүлүк тобокелдиги

Калайык-калктын банк тутумуна карата ишеними банктардын өз милдеттенмелерин учурунда аткаруу мүмкүнчүлүгүнө жараша калыптанат, бул банктарда ликвиддүүлүктүн жетиштүү денгээлде болушун шарттайт. Жөнгө салуу максаттарында ликвиддүүлүк тобокелдиги утурумдук ликвиддүүлүктүн экономикалык ченеминин² жардамы менен бааланат.


Банк тутуму колдоого алып турган ликвиддүүлүк ченеминин айкын денгээли жетишээрлик жогору бойдан калууда. Бүтүндөй банк тутуму боюнча орточо алганда, мына ушул ченемдин эсептелинген мааниси 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата 86,8 пайызды түзгөн жана жылдын биринчи жарым жылдыгынын ақырындагыга салыштырганда 4 пайыздык пунктка (2.2.2.1-график) көбөйгөн.

Ликвиддүүлүк көрсөткүчүнүн айкын маанисинин белгиленген нормативдик мааниден артыши дүйнөлүк

2.2.1.2-график. Банк тутумундагы кредит портфелин классификациялоонун өзгөрүүсү




2.2.1.3-график. «Накта» кредиттер денгээлинин өзгөрүүсү




² Күндөлүк ликвиддүүлүктүн экономикалык ченеми – Улуттук банк тарабынан банктардын милдеттүү түрдө аткаруусу учун белгиленген ченемдердин бири, ага ылайык ликвиддүү активдер кыска мөөнөттүү милдеттенмелердин 30 пайызынан кем эмес денгээлде болууга тийиш.

2.2.2.1-график. Күндөлүк ликвиддүүлүктүн эсептөө маанисинин өзгөрүү динамикасы



2.2.2.2-график. Банк тутумундагы кредиттердин жана депозиттердин дюрациясынын өзгөрүү динамикасы



финансылык каражаттыктаң улам мүмкүн болуучу тобокелдиктерге бөгөт кую мақсатында, ликвиддүү каражаттардын мобилизацияланышын далилдейт.

Депозиттердин жетиштүү турукташа албай жатышы депозиттер менен кредиттердин дюрациясынын өзгөрүүсүнө тиешелүү маалыматтар, ошондой эле каражаттар булагынын туруктуулук коэффициентин эсептөө менен тастыкталууда³.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде депозиттерди тартуунун жана кредиттерди жайгаштыруунун орточо алынган мөөнөттөрүнүн ортосундагы ажырым жогору бойдон сакталып калса да (2.2.2.2-график), төмөндөөгө ык койгон, бул айрым банктарда ликвиддүүлүктүү тескөө процессинде байкалыши мүмкүн болгон көмүскө дезинтермедиацыйлык⁴ тобокелдиктердин орун алышын чагылдырат. Ошондой болсо да, кредиттердин айрым бир бөлүгү банктар тарабынан депозиттердикинен айырмаланган (капитал, финансы мекемелеринен узак мөөнөткө карызы алуулар ж.б.) башка узак мөөнөттүү булактардын эсебинен каржылангандыгын эске алуу зарыл. Бул факт, жогоруда аталган тобокелдиктердин келип чыгуу ыктымалдыгын төмөндөтөт.

Ушул бөлүктүн 2.2.2.3-графигинде финанссылык каражаттар булактарынын, туруктуулук коэффициентинин депозиттик базанын «таза» кредит портфелине карата катышынын динамикасына салыштыргандагы өзгөрүүсү чагылдырылган. Депозиттик базадагы мөөнөттүү депозиттердин үлүшүнүн алда канча төмөндүгү (2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 22,5 пайыз) сөзсүз түрдө берилүүчү кредиттердин көлөмүнө жана мөөнөттөрүнө таасирин тийгизүү менен ликвиддүүлүктүү тескөө процессин татаалдатат.

Депозиттердин көлөмүнүн «таза» кредиттердин денгээлинен олуттуу артып турушу, тартылган каражаттардын 2008-жылдын денгээлине салыштырганда тартылган каражаттардын натыйжалуу пайдаланышынын төмөндөгөндүгүн айгинелейт. Бүтүндөй алганда, кароого алынып жаткан мезгил ичинде банк тутумунда милдеттенмелерди аткаруу үчүн каражаттардын жетиш-

³ Финанссылык каражаттар булагынын туруктуулук коэффициенти банк тутумун депозиттеринин жалпы суммасындагы мөөнөттүү депозиттердин үлүшү (пайыздарда) менен мүнөздөлөт.

⁴ Дезинтермедиация – инфляциялык күтүүлөрдүн жана/же башка терс жагдайлардын күчөп кетиши шартында, келишилген мөөнөттөн мурда калктын аманаттарды массалык түрдө алуу процесси.

сиздигинин келип чыгышына эч кандай негиздердин жоктугун белгилеп кетүү зарыл, ошону менен бирге эле кыска мөөнөттүү ресурстардын көлөмүнүн басымдуулугу ликвиддүүлүктүү тескөө процессине терс таасирин тийгизген.


2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында финансыйлык каражаттардын туруктуулук коэффициентинин өсүшү белгиленген (2.2.2.3-график).

Ушул бөлүктүн 2.2.2.4-таблицасында банктардын финансыйлык активдерин жана милдеттенмелерин төлөө мөөнөттөрүнө тиешелүү 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата абал боюнча маалыматтар көлтирилген. Негизинен, банктардын финансыйлык милдеттенмелеринин орду финансыйлык активдер менен жабылат, мында орун алган ажырым (активдердин милдеттенмелерден артып турушу) 16,4 млрд. сомду түзгөн, анын ичинде кредиттер жана депозиттер боюнча 12,9 млрд. сом. Ошентип, банктар өз финансыйлык милдеттенмелерин аткаруу учун жетиштүү активдерге ээ. Мында, 90 күнгө чейинки мезгил аралыгында терс ажырым байкалган, бул банктарда отчеттук мезгил ичинде өз финансыйлык милдеттенмелерин аткаруусу учун активдерди жана милдеттенмелерди тескөөсүнө өзгөчө көңүл буруууну талап кылат.


2.2.2.4-таблица. Финансы активдерин жана милдеттенмелерин төлөө мөөнөтү
(млн. сом)

| Аталышы | Төлөө мөөнөтү | | | | | | Бардыгы болуп |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 30 күнгө чейин | 31 күндөн 90 күнгө чейин | 91 күндөн 180 күнгө чейин | 181 күндөн 365 күнгө чейин | 365 күндөн жогору | | |
| 1. Бардыгы болуп финансыйлык активдер анын ичинде кардарларга кредиттер жана финансыйлык ижара | 32 727,6 912,3 | 3 369,5 1 508,3 | 5 162,4 2 428,7 | 7 633,0 4 912,4 | 20 584,4 15 359,2 | 69 476,9 25 120,8 | |
| 2. Бардыгы болуп финансыйлык милдеттенмелер анын ичинде жеке адамдардын депозиттери жана юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери | 25 725,0 3 126,2 | 12 268,8 3 137,2 | 2 813,2 1 743,2 | 5 951,3 2 342,1 | 6 307,5 1 916,9 | 53 065,9 12 265,6 | |
| 3. Бардыгы болуп ажырым анын ичинде кредиттер жана депозиттер боюнча ажырым | 7 002,5 -2 213,9 | -8 899,3 -1 628,9 | 2 349,3 685,4 | 1 681,7 2 570,3 | 14 276,9 13 442,3 | 16 411,1 12 855,2 | |


2.2.2.3-график. Банк тутумунун ликвиддүүлүк факторлоруна баа берүү




2.2.3.1-график. Депозиттердин концентрациялануусунун өзгөрүүсү



2.2.3.2-график. Депозиттердин валюталардын түрлөрү боюнча концентрацияланусу



2.2.3.3-график. Кредиттердин концентрациялануусунун өзгөрүүсү



2.2.3. Концентрациялануу тобокелдиги

Депозиттердин концентрациялануу өзгөчөлүгү.

Ушул бөлүктүн 2.2.3.1-графигинде чагылдырылғандай эле 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында банк тутуму боюнча депозиттердин концентрациялануу деңгээли жана бир банктын депозит рыногундагы максималдуу үлүшүнүн жогорулоосу уланган. Мында, чет өлкө валютасындагы депозиттердин концентрациялануусу 28,5 пайыздан 25,8 пайызга чейин төмөндөгөн. Ал эми, улуттук валютадагы депозиттердин концентрациялануусу 9,6 пайыздан 18,9 пайызга чейин жогорулаган (2.2.3.2-график).

Депозиттер рыногунун катышуучулар арасында концентрацияланусу⁵ жогору болуу менен (18 пайыздан ашкан өлчөмдө) өсүшкө ык коюу тенденциясына ээ.

Банк тутумундагы концентрациялануу деңгээлине башка көрсөткүчтүн - «Төрт ири банктын үлүшүнүн» жардамы менен баа берүү да депозиттердин концентрациялануусунун 63,0 пайыздан 65,2 пайызга чейин жогорулагандыгын тастыктаган, мында ошол төрт ири банктын курамы кароого алынып жаткан мезгил ичинде өзгөрүүгө дуушар болгон.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын банк тутумунда улуттук валютада сыйктуу эле, чет өлкө валютасында да депозиттер боюнча жогорку концентрациялануу катталган.

Кредиттердин концентрациялануу өзгөчөлүктөрү. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында банк тутумунун кредит портфелинин азайышы кредиттердин концентрациялануусунун төмөндөөсү менен коштолгон, ал бир банктын кредиттер рыногундагы максималдуу үлүшү боюнча сыйктуу эле, кредиттердин концентрациялануусунун 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата алынган ушул көрсөткүчкө салыштыргандагы деңгээли боюнча аныкталат (2.2.3.3-график).

Кредиттердин концентрацияланусу көз карашы-

⁵ Концентрациялануу тобокелдигине «жогору», «алгылыктуу» же «төмөн» чекте сыйктуу баа берүү концентрациялануу деңгээлинин жалпы кабыл алынган градациясына негизделген. Алсак, концентрациялануу тобокелдиги, эгерде анын деңгээли 10 пайызга чейинкин түзсө «төмөн», 10 пайыздан 18 пайызга чейинкин түзсө «алгылыктуу», ал эми 18 пайыздан жогору болсо, «жогорку» деңгээлде деп эсептелинет. Мисалы, 50 пайызга барабар болгон концентрациялануу индекси рынокко бирдей үлүштөгү 2 катышуучунун, ал эми 33 пайызда 3 катышуучунун катышуусуна эквиваленттүү.

нан «Төрт ири банктын үлүшү» көрсөткүчү боюнча кароого алынып жаткан мезгил ичинде, ал 49,7 пайыздан 50,9 пайызга чейин жогорулагандыгын белгилөөгө болот.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында чет өлкө валютасындагы кредиттердин концентрациялануу көрсөткүчү 11,6 пайыздан 12,0 пайызга чейин жогорулаган, ал эми улуттук валютада 12,5 тен 12,0 пайызга чейин төмөндөгөн (2.2.3.4-график).


Экономика тармактары боюнча кредиттердин концентрациялануу тобокелдигине жүргүзүлгөн анализдөөлөр боюнча, алар тармакка жараша «ортодон» «жогоркууга» чейин өзгөрүп турғандыгы байкалган.

Ушул бөлүктүн 2.2.3.6-таблицасында көлтирилген маалыматтарга негизденүү менен, банктардын чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмүндө ипотекага жана курулушка берилген кредиттердин олуттуу өсүшү байкалган. Бул, соодага кредиттердин үлүшүнүн 13,2 пайызга төмөндөшүнө түрткү берген.

Ипотекалык кредиттөө, курулуш, «жана башка» кредиттердин жана өнөр жайынын керектөөлөрүнө бөрүлгөн кредиттердин жогорку концентрацияланышы, ушул тармактарда кредиттөөдөгү олуттуу тобокелдиктер камтылып жаткандыгын тастыктаган.

Улуттук валютада сыйктуу эле, чет өлкө валюта-сында кредиттер боюнча концентрациялануу деңгээли алгылыктуу чекте болгон. Бүтүндөй банк тутуму боюнча, экономика тармактарында кредиттердин концентрациялануу деңгээли ошол тармактарга жараша «алгылыктуудан» «жогоркууга» чейин өзгөрүлүп турган. Ушул рыноктун катышуучулары боюнча депозиттердин концентрациялануу көрсөткүчүнүн алда канча жогорулоосу бир ири коммерциялык банктын үлүшүнүн өсүшүнөн улам келип чыккан. Мында (1) кредит рынке-гунда атаандаштык деңгээлинин анчалык жогору эместиги, (2) кредиттик каражаттарга болгон жогорку суу-роо-талап жана (3) тобокелдиктердин жогорку деңгээлде сакталып турушунан улам пайыздык чендердин олуттуу өзгөрүүсү байкалган эмес.

2.2.3.4-график. Кредиттердин валюталардын түрлөрү боюнча концентрациялануусу



2.2.3.5-таблица. Банктардын иштеринин экономиканын тармактарын кредиттөө боюнча концентрациялануусу (пайыздарда)*

| | 2007-ж. 30.06 | 2007-ж. 31.12 | 2008-ж. 30.06 | 2008-ж. 31.12 | 2009-ж. 30.06 | 2009-ж. 31.12 | Откөн мезгилге карата четтөө (пайыздык пункттарда) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Өнөр жайы | 20,1 | 22,0 | 20,6 | 18,6 | 15,7 | 14,0 | -1,7 |
| Айыл чарбасы | 60,7 | 56,3 | 49,1 | 50,3 | 50,0 | 49,3 | -0,7 |
| Транспорт | 27,0 | 22,1 | 25,5 | 24,3 | 23,3 | 20,9 | -2,4 |
| Байланыш | 81,7 | 88,5 | 74,7 | 72,6 | 67,2 | 94,4 | 27,2 |
| Соода | 8,4 | 8,5 | 10,2 | 11,5 | 10,9 | 11,9 | 1,0 |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 45,9 | 37,5 | 32,2 | 32,7 | 34,8 | 38,0 | 3,2 |
| Куруулуш | 17,0 | 16,7 | 14,6 | 13,5 | 12,0 | 12,2 | 0,2 |
| Ипотека | 20,4 | 18,2 | 16,8 | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 0,8 |
| Үй чарбасы | 15,7 | 13,9 | 13,1 | 11,7 | 12,2 | 11,8 | -0,4 |
| Соц. кызмат көрсөтүүлөр | 24,7 | 44,1 | 58,9 | 65,5 | 40,1 | 41,5 | 1,4 |
| Жана башкалар | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 15,5 | 16,6 | 17,2 | 0,6 |

* Концентрациялануу Херфингалдын индексинин негизинде аныклатат, ал банктардын тармактарды кредиттөөнүн жалпы көлөмүндөгү салыштырма салмагынын квадраттык суммасы катары эсептелинет. Концентрациялануунун 100 пайызга барабар индекси рыноктун белгилүү бир сегменттин толугу менен монополизациялоону, 50% - бирдей үлүштөгү эки катышуучуну, 33%-3 катышуучуну жана башканы түшүндүрөт.

2.2.3.6-таблица. Банктардын кредит портфелинин экономиканын тармактары боюнча түзүмү (пайыздарда)

| | 2007-ж. 30.06 | 2007-ж. 31.12 | 2008-ж. 30.06 | 2008-ж. 31.12 | 2009-ж. 30.06 | 2009-ж. 31.12 | Откөн мезгилге карата четтөө (пайыздык пункттарда) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Өнөр жайы | 7,7 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | -0,6 |
| Айыл чарбасы | 13,1 | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 12,1 | 12,2 | 0,1 |
| Транспорт | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Байланыш | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
| Соода | 36,8 | 37,9 | 36,7 | 36,1 | 38,2 | 41,5 | 3,3 |
| Даярдоо жана кайра иштетүү | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Куруулуш | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | -0,8 |
| Ипотека | 14,9 | 15,8 | 13,9 | 14,0 | 13,2 | 12,3 | -0,9 |
| Үй чарбасы | 7,6 | 6,6 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 0,2 |
| Соц. кызмат көрсөтүүлөр | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Жана башкалар | 11,3 | 11,9 | 13,0 | 12,4 | 12,2 | 11,2 | -0,9 |
| Жыйынтыгында | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |

2.3. Капиталдын шайкештик деңгээли


Банк ишине мүнөздүү болгон бардык тобокелдиктер түпкүлгүндө келип, ошол иштин финанссылык натыйжасынан көрүнүү менен (байкалып жаткандай электике чыгымдар сыйктуу эле, тиешелүү камдарды түзүүгө кеткен чыгашалар аркылуу болочоктогу чыгымдардын ыктымалдуулугунун жогорку үлүштө экендиги) банктын өздүк каражаттарынын- анын капиталынын өлчөмүнө таасирин тийгизет. Мына ошондуктан, капиталдын өлчөмү банктын потенциалдуу терс өзгөрүүлөргө туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн мүнөздөйт.

Капиталдын шайкештик ченеминин минималдуу мааниси 12,0 пайыз деңгээлинде белгиленген шартта, банк тутуму боюнча орточо алганда, бул көрсөткүч 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 33,5 пайызды түзгөн (2.3.1-график). Банк тутумунун капиталынын шайкештик деңгээлинин жогорулоосу, таза суммардык капиталдын банк тутумунун тобокелдиктер боюнча салмактандын активдеринин төмөндөөсүнө (9,3 пайызга) салыштырганда, кыйла жогорку өсүш арымынын (10,7 пайызги) эсебинен жүргөн.

Мында, капиталдын шайкештигинин иш жүзүндөгү деңгээли (33,5 пайыз) тобокелдиктүү жана кирешелүү активдердин көлөмүн, бүтүндөй банк тутумунун ишинде орун алган тобокелдиктердин жол берилген деңгээлинен ашырбастан, 2 эседен көбүрөөккө кошумча көбөйтүүгө өбелгө түзөт.

Жогоруда белгиленгендөр банк тутумунун тышкы таасирлерге салыштырмалуу туруктуу экендигин жана финанссылык ортомчулук деңгээлинин жана банк ишинин келечекте натыйжалуу ишке ашырылышын арттыруу үчүн потенциалдын бардыгын тастыктайт.

2.3.1-график. Банк тутумунун капиталынын шайкештик көрсөткүчтерүүнүн өзгөрүүсү



2.4. Финансылык натыйжалар

Банк ишинин кирешелүүлүгүнүн негизги көрсөткүчүнөн болуп, алынган пайданын активдердин орточо деңгээлине карата катышы катары аныкталган, активдердин кирешелүүлүк коэффициенти (ROA), ошондой эле алынган пайданын биринчи деңгээлдеги капиталдын орточо өлчөмүнө карата катышы катары аныкталган, салынган капиталдан кирешелүүлүк деңгээли (ROE) саналат.

Кыргыз Республикасынын банк тутумунда 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча жылдык мааниде эсептелген ROA 2,5 пайызды түзгөн (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгы боюнча – 2,5 пайыз), ал эми ROE жылдык мааниде эсептөөдө 13,6 пайыз чегинде катталган (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча – 13,2 пайыз).

Банк тутумунун кирешелүүлүгүнүн активдердин орточо маанисине карата негизги көрсөткүчү боюнча, таза пайыздык кирешенин азайгандыгы байкалган (6,4 пайыздан 6,3 пайызга чейин) ал, пайыздык чыгашалардын өсүшүнө салыштырганда пайыздык кирешелердин көбүрөөк төмөндөшүнүн эсебинен келип чыккан (2.4.1-таблица).

2.4.1-таблица Банк тутумунун кирешелүүлүгүнүн негизги көрсөткүчү
(мезгил ичиндеги активдердин орточо маанисине карата пайыздарда (жарым жылдык))

| | 2008-ж. 30.06 | 2008-ж. 31.12 | 2009-ж. 30.06 | 2009-ж. 31.12 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Бардыгы болуп пайыздык кирешелер | 11,2 | 11,6 | 10,0 | 9,6 |
| Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
| Накталай пайыздык киреше | 7,2 | 7,5 | 6,4 | 6,3 |
| РППУга чегерүүлөр (кредиттер боюнча) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| РППУга чегерүүлөрдөн кийин накта пайыздык киреше | 6,4 | 6,7 | 5,5 | 5,7 |
| Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер | 9,0 | 23,3 | 17,8 | 16,8 |
| Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар | 4,1 | 17,8 | 13,8 | 12,5 |
| Бардык башка операциялык жана административдик чыгашалар | 7,6 | 8,0 | 6,4 | 6,8 |
| РППУга чегерүүлөр (башка активдер боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Салыкка чейинки таза киреше (чыгым) | 3,7 | 4,2 | 2,8 | 2,8 |
| Пайдага салык | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Накта пайда (чыгым) | 3,4 | 3,8 | 2,5 | 2,5 |
| Бир мезгил ичинде активдердин орточо мааниси (млрд. сом) | 44,6 | 48,5 | 61,6 | 64,1 |

Коммерциялык банктардын пайыздык эмес кирешелерин жана чыгашаларын кароого алууда пайыздык эмес кирешелердин (активдердин орточо деңгээлине карата 17,8 пайыздан 16,8 пайызга чейин) жана пайыздык эмес чыгашалардын (13,8 пайыздан 12,5 пайызга чейин) төмөндөшү катталган. Банктардын операциялык жана административдик чыгашаларынын деңгээли 0,4 пайыздык пунктка өскөн.

Пайда салыгы боюнча чегерүүлөр деңгээли өзгөрүүсүз алган, ошентип, таза пайда 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичиндеги активдердин орточо маанисине карата 2,5 пайызды түзгөн.

Банк тутумунун 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча таза пайдасы абсолюттук мааниде алганда 1,59 млрд. сомду түзгөн, ал эми жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 0,76 млрд. сом чегинде катталган эле (2.4.2- график).

Кредиттер боюнча пайыздык кирешелердин берилген кредиттер боюнча карыздардын калдыгынын орточо маанисине карата катышы катары аныкталган кредит портфелинин кирешелүүлүгү 0,1 пайыздык пунктка жогорулоо менен 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата 20,2 пайызды түзгөн (2.4.3-график).


Кароого алышып жаткан мезгилдин акырына карата коммерциялык банктардын активдеринин кызматкерлердин санына карата катышы 7,4 млн. сомду түзгөн (2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата – 7,5 млн. сом). Бул 4,4 пайызды түзгөн активдердин салыштырмалуу бир аз өсүшкө ээ болушуна байланыштуу келип чыккан, ошол эле учурда кызматкерлеринин саны 5,8 пайызга көбөйгөн.

Ошентип, банк тутумунун кирешелүүлүк көрсөткүчү бүтүндөй алганда, туруктуу, позитивдүү динамиканын калыптангандыгын далилдейт. Мында, капиталдын шайкештик ченеминин орточо маанисинин деңгээли банктардын активдүү операцияларын кошумча кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн көрсөтүүдө. Активдерди пайдалануунун натыйжалуулугу кирешелүүлүгү төмөн активдердин үлүшүн андан ары төмөндөтүү аркылуу жогорулатылышы мүмкүн.

2.4.2-график. Активдердин кирешелүүлүгүнүн өзгөрүүсү



2.4.3-график. Операциялардын айрым түрлөрүнүн кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү



2.5. Финансылык ортомчулук көрсөткүчү

Финансылык ресурстарды экономика тармакта-рында кайрадан бөлүштүрүү үчүн топтогон финансыйлык ортомчу катары банк секторунун ролу, банктардын ишинин өнүгүү деңгээлине жана анын натыйжалу-улугуна жараза болот.

Депозиттер көлөмүнүн¹ ИДПнын өлчөмүнө² карата катышы 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырында 20,2 пайызды түзгөн (16,5 пайыз –2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча, 2.5.1-график). Бул көрсөткүчтүн көбөйүүсү кароо-го алынып жаткан мезгилдеги ИДПнын өсүш армына (2,3 пайызга) салыштырганда, депозиттердин бир кый-ла жогорку өсүш армы менен (25,7 пайыз) шарттал-ган.

Отчеттук мезгил ичинде кредит портфелинин азаюусу байкалган, мында кредиттердин көлөмүнүн азаюу армы 1,1 пайызды, ал эми депозиттер көлөмүнүн өсүш армы 25,7 пайызды түзгөн.

Кардарларга берилген кредиттердин жалпы көлөмүнүн ИДПнын көлөмүнө карата катышы 2009-жылдын 1-жарым жылдыгынын акырындагыга салыштырганда 0,4 пайыздык пунктка төмөндөө менен 12,8 пайызды түзгөн (2.5.2-график).


2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата кредиттердин көлөмү 25,1 млрд. сомду түзгөн, бул жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырындагы кредиттердин көлөмүнө салыштырганда 1,1 пайызга аз.

Кардарларга берилген кредиттердин түзүмүндө соодага (11,3 пайыз) жана айыл чарбасына (3,1 пайыз) берилген кердиттер боюнча эң чоң өсүш катталган.


Кредиттер боюнча карыздын депозиттердин көлөмүнө карата катышы 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы 80,4 пайызга караганда 63,2 пайызды түзгөн, бул кредиттердин өсүшүнөн артып турган депозиттердин өсүшүнө байланыштуу келип чыккан (2.5.3-график).

Жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына ка-

2.5.1-график. Депозиттердин көлөмүнүн динамикасы жана депозиттердин ИДПга карата катышы



2.5.2-график. Кредиттердин көлөмүнүн динамикасы жана кредиттердин ИДПга карата катышы



¹ Бул бөлүктө депозиттер дегендөн улам, ишканалар менен калайык-калктын депозиттерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын депозиттерин жана кредиттерин түшүнүү зарыл.

² Эсептөөдө акыркы 12 ай ичиндеги номиналдык ИДП боюнча маалыматтар пайдаланылган.

рата улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 26,5 пайызды түзгөн (жылдын биринчи жарым жылдыгындағыга караганда 0,2 пайыздык пунктка төмөндөө). Чет өлкө валютасында жаңыдан берилген кредиттер боюнча пайыздык чен 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ақырына карата 21,3 пайызды түзүү менен 0,5 пайыздык пунктка төмөндөгөн.

Кыргыз Республикасында кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендердин сакталып турган жогорку спреди төмөнкү факторлордун таасири менен шартталган:


- кредиттик тобокелдиктин жогорку деңгээлде сакталып туруусу;
- кредиттик каражаттарга суроо-талаптын жогору экендиги;
- кредит рыногунда атаандаштык деңгээлинин же тиштүү жогору эместиги.

Финансылык ортомчулук деңгээли көз карашынан суммардык активдердин ИДПГа карата катышы көрсөткүчүнүн жогорулагандыгын белгилеп кетүү зарыл (2.5.4- график). Алсак, 2009-жылдын 2-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул катыш 34,6 пайызды, ал эми жылдын 1-жарым жылдыгынын ақырына карата 33,9 пайызды түзгөн.


Акыркы бир нече жыл аралыгында туруктуу өсүштүн сакталып турушуна карабастан, финанссылык ортомчулуктун айрым көрсөткүчтөрү салыштырмалуу төмөн маанини түзүүдө, ошондой болсо да, андан-ары өнүгүү жана банк ишин натыйжалуу жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүктөр бар.

Коммерциялык банктардын тобокелдиктерге жалпы дуушарлануусу, кыска мөөнөттүк мезгил аралыгында банк тутуму кошумча айрым бир финанссылык тобокелдиктерге туруштук берүүгө дарамети жете тургандыгын айгинелөөдө. Ошондой болсо да, жалпы макроэкономикалык жагдайдын андан-ары начарлоосу жана валюта курстарынын өтө эле өзгөрүлмөлүүлүгү кредит портфелинин сапатынын кандайдыр бир деңгээлде начарлап кетүүсүнө алып келиши ыктымал.

2.5.3-график. Кредиттердин депозиттерге карата катышынын динамикасы



2.5.4-график. Активдердин көлөмүнүн динамикасы жана активдердин ИДПГа карата катышы



III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИ

3.1. Банктык эмес финансы-кредит мекемелер системасынын абалы

Банктык эмес финансы-кредит мекемелер системасы (БФКМ), иши Улуттук банк тарабынан жөнгө салынууга тийиш болгон төмөнкү мекемелерди өзүнө камтыйт (3.1.1-таблица):

- Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы («ФКПРКС») ЖЧКсы;
- Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду («БРАФ») ЖЧКсы¹;
- «Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондуну» ЖАК (Өнүктүрүү фондуну)²
- кредиттик союздарды (КС);
- микрофинансылык компанияларды (МФК, микро-кредиттик компанияларды (МКК) жана микрокредиттик агенттикерди (МКА) камтып турган микрофинансылык уюмдарды (МФУ);
- ломбарддарды³;
- алмашуу бюролору.

3.1.1-таблица. Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин санынын динамикасы

| Аталышы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Финансы компаниясы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БРАФ | - | - | - | - | 1 |
| Өнүгүү фондуну | - | - | - | - | 1 |
| Микрофинансылык уюмдар | 136 | 168 | 233 | 291 | 359 |
| Кредиттик союздар | 320 | 305 | 272 | 248 | 238 |
| Ломбарддар | 140 | 148 | 181 | 196 | 231* |
| Алмашуу бюролору | 260 | 263 | 318 | 353 | 372 |
| Бардыгы болуп | 858 | 886 | 1005 | 1089 | 1203 |

* 2009-жылдын 1-сентябрьна карата абал боюнча маалыматтар.

БФКМдердин жалпы санынын, активдеринин жана кредит портфелинин көлөмүнүн көбөйүүсү БФКМдер тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө керек-

¹ «БРАФ» Улуттук банктан 2009-жылдын 6-майында лицензия алган.

² Өнүктүрүү фондуну Улуттук банктан 2009-жылдын 2-сентябрьнда лицензия алган.

³ 2009-жылдын 8-сентябрьнан тартып ломбарддарды лицензиялоо иши токтотулган.


төөлөрдү тастыктоо менен аларды түзүүгө жана ишин жүргүзүп кетүүсүнө карата кыйла либералдуу мыйзамдык талаптардын орун алыши менен түшүндүрүлөт.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы учун берилген регулятивдик отчетто камтылган маалыматтарга ылайык, БФКМдердин чогуу алгандагы активдерди 123,6 пайызга көбөйгөн (3.1.1-график). 2008-жылдын баш жагынан тартып чогуу алгандагы активдердин өсүшү 153,4 пайызды түзгөн, ал эми 2009-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча алардын көлөмү 27 123,5 млн сомго жеткен⁴.


Жылдын экинчи жарым жылдыгында БФКМдердин өздүк капиталынын өсүш арьмы 88,4 пайызды, ал эми алардын чогуу алгандагы милдеттенмелери 133,9 пайыз чегинде катталган. БФКМдердин өздүк капиталынын өсүшү 2009-жылдын баш жагынан тартып 141,3 пайызды, ал эми чогуу алгандагы милдеттенмелери 161,3 пайызды түзгөн эле.

2009-жылдын жыйынтыгы боюнча БФКМдердин суммардык пайдасы (3.1.2-график) 2008-жылданыгага салыштырганда 32,4 пайызга өсүү менен 746,7 млн. сомду түзгөн. Бул, БФКМдердин негизги киреше алып келүүчү активинин – кредит портфелинин көлөмүнүн көбөйүүсүнөн, Өнүктүрүү фондусу менен БРАФтын өз иштерин баштоосуна, ошондой эле ири МФУлардын үлүшүнүн кеңейүүсүнүн эсебинен келип чыккан. Мында, капиталдын кирешелүүлүгү ROE, активдердин кирешелүүлүк көрсөткүчүнүн ROA бир аз төмөндөгөндүгү да байкалган.

3.1.1-график. БФКМдин чогуу алгандагы активдеринин динамикасы




3.1.2-график. БФКМдин ROA жана ROE көрсөткүчтөрүнүн динамикасы




⁴ БФКМ системасы боюнча маалыматтар Финансы компаниясы менен БРАФ кредит портфелин эске алуусуз келтирилген, анткени кредиттер ФКМдерге берилип, алар андан-ары рекредиттөөнү жүзөгө ашырган.

3.2. Кредит портфелинин түзүмү жана өзгөрүү динамикасы


3.2.1-график. БФКМдин кредит портфелинин динамикасы



3.2.2-график БФКМдин түрлөрү боюнча чогуу алгандағы кредит портфели (млн. сом)



3.2.3-график. БФКМдин областтар боюнча чогуу алгандағы кредит портфели (млн. сом)



Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишинин негизги багытынан болуп, кредиттөө саналат.

БФКМдердин кредит портфели акыркы жылдар аралыгында (3.2.1-график) өсүшкө ык коюу тенденциясына ээ болгон.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичинде БФКМдердин чогуу алгандағы кредит портфели бардыгы болуп 4 970,4 млн. сомго же 2009-жылдын баш жагынан бери 59,7 пайызга көбөйгөн, көбөйүү 80,1 пайызды түзгөн. 2009-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча БФКМдердин чогуу алгандағы кредит портфели 13 300,2 млн. сомго жеткен.

Кароого алышып жаткан мезгилде БФКМдердин чогуу алгандағы активдериндеги кредит портфелинин үлүшү 2008-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча алынган 68,7 пайыздан, 2009-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча 49,0 пайызга чейин кыскарган.


БФКМдердин кредит портфелинин көлөмүнүн өсүшү алардын карыз алуучуларынын санынын 11 170 адамга же 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында 3,6 пайызга көбөйүүсү менен коштолгон. Ал эми 2009-жылдын баш жагынан бери бул көрсөткүч 27,0 пайызды түзгөн. 2009-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча БФКМдердин карыз алуучуларынын саны 324 665 адамга жеткен (2009-жылдын 30-июнуна карата 313 495 адам).

БФКМдердин чогуу алгандағы кредит портфелинин түзүмүндө (3.2.2-график) 59,6 пайызы микрофинанс-система уюмдардын кредиттерине; 33,2 пайызы Өнүктүрүү фондусунун кредиттерине, ал эми 7,2 пайызы кредиттик союздардын кредиттерине туура келет.

Областтар боюнча алганда (3.2.3-график) кредит портфелинин негизги үлүшү Жалал-Абад, Ош областтарына жана Бишкек шаарына туура келет. Бүтүндөй алганда, өлкөнүн түштүгүндө жана борбордо калктын жыш жайгашуусунан жана айыл чарбасы, соода жүргүзүү багытында орун алган экономикалык жигердүүлүктөн улам, активдүүлүк өтө эле жотору.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында БФКМдердин кредиттеринин эң чоң көлөмү курулуш чөйрөсүнө – 34,7 пайыз, айыл чарбасына – 28,0 пайыз (3.2.4-график) багытталган. Бул Камбар-Ата ГЭС-2 курулушунан 4 409,2 млн. сом суммасында берилген кредиттерге байланыштуу болгон.

3.2.4-график. БФКМдин экономика секторлору боюнча чогуу алгандагы кредит портфели (млн. сом)



3.3. Негизги тобокелдиктер

БФКМдердин кредит портфели курулуш жана айыл чарба чөйрөсүнө, ошондой эле айыл чарбасына байланыштуу бизнеске концентрацияланган. Айыл чарбасын кредиттөө аба-ырайына жана климаттык шарттарга, ошондой эле айыл калкынын кирешесинин аздыгына байланыштуу, олуттуу тобокелдиктер менен коштолот.

Тобокелдиктин башка фактору – бул концентрациялануу. Кредит портфелинде негизги үлүштүү чет өлкө донорлорунун каражаттарынын эсебинен түзүлүп, иш жүргүзүп жаткан 7 ири МФУ түзөт. Мына ушул МФУлардын кредит портфелинин үлүшү, БФКМдердин чогуу алгандагы кредит портфелинде 50,2 пайызды түзөт. БФКМдердин өсүшкө ык коюу тенденциясы тышкы инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүп жатышы менен шартталган.

Банктык эмес финасы-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча пайыздык чендер, калайык-калктын кредиттердин ушул түрүнө болгон керектөөсүнүн жогору бойдон калышына, ошондой эле БФКМдердин орун алган жогорку тобокелдиктердин ордун жабууга аракеттенип жатышына байланыштуу, жетиштүү жогорку денгээлде сакталып туроода.

3.3.1-таблица. Банктык эмес финасы-кредит мекемелердин кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер (пайыздар)

| Атальши | 2008-ж. 31.12 | 2009-ж. 30.06 | 2009-ж. 31.12 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Финансы компаниясы | 13,5 | 14,4 | 14,6 |
| БРАФ | | | 11,0 |
| Өнүгүү фонду | | | 3,5 |
| Микрофинансылык уюмдар | 32,4 | 33,2 | 34,5 |
| Кредиттик союздар | 28,0 | 29,0 | 29,5 |
| Ломбарддар | 132,3 | 122,8 | * |

* Ломбарддарды лицензиялоо токтолулгандыгына байланышшуу маалыматтар көлтирилген эмес.

IV. ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫ

4.1. Төлөм системасынын түзүмү

Төлөм системасы, төлөм инструменттеринин өз ара байланышкан системасын жана технологияларынын, жол-жоболорунун, эрежелеринин акчанын айланышын камсыз кылган акча каражаттарын которуу системасын түшүндүрөт. Өткөрүлүп жаткан төлөмдөрдүн түрлөрүне жараша системалар ири төлөмдөр системасына жана чекене төлөмдөр системасына бөлүнөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм системасы (улуттук төлөм системасы) Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык өлкөнүн резиденттери же резидент эместери операторлорунан болуп саналышкан, акча каражаттарын которууну жүзөгө ашируу жагында республиканын аймагында иштеп жаткан төлөм системасынын жыйындысын түшүндүрөт.

2009-жылдын ақырына карата абал боюнча Кыргыз Республикасында төлөм системасынын төмөнкү компоненттери иш алыш барган:

1. Улуттук банктын ири төлөмдөр системасы - Айын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы (ГСРВ).
2. Клирингдик төлөмдөр системасы - Майда, чекене жана утурумдук төлөмдердүн пакеттик клиринг системасы (СПК).
3. Пластик карттары менен эсептешүүлөр системасы.
4. Акча которуу системалары.
5. Чек ара аркылуу төлөмдердүү өткөрүү системасы.

4.1.1-таблица. Акча которуулар системасын тейлөген банктардын тизмеси

| Акча которуулар системасы | Коммерциялык банктардын аталышы |
|---------------------------|---|
| Western Union | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы, "Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК, "Кыргызстан Казкоммерцбанк" ААКсы, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "Экобанк" ААКсы, "АТФБанк-Кыргызстан" ААКсы, Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы, "Манас-Банк" ЖАК |
| Money Gram | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Бакай-Банк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы |
| Contact | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "Экобанк" ААКсы, "АТФ Банк-Кыргызстан" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы, "Манас Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |
| Анелик | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "Экобанк" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы, "Айыл банк" ААКсы |
| Лидер | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы, "Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "Экобанк" ААКсы, "АТФ Банк-Кыргызстан" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы, "Манас Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |

1-таблицанын уландысы

| | |
|--------------------------------|--|
| Migom | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы, "Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "Экобанк" ААКсы, "АТФ Банк-Кыргызстан" ААКсы, "КАБ ФинансКредит-Банк" ААКсы, "Манас Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |
| Экспресс Өлкө, Кыргыз Трансфер | "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы |
| Тез почта | "Бакай-Банк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКсы, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, "АТФ Банк-Кыргызстан" ААКсы |
| UNIstream | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК, ИБ "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы, "Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "Экобанк" ААКсы, "АТФБанк-Кыргызстан" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы, "Манас Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |
| Xpress Money | РК "Аманбанк" ААКсы, "АзияУниверсалБанк" ААКсы |
| Inter Express | РК "Аманбанк" ААКсы, "АзияУниверсалБанк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |
| Жакын | РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, "КыргызКредитБанк" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК |
| Аллор | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Бакай-Банк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "Экобанк" ААКсы |
| Private Money | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы |
| Faster | "БТА Банк" ЖАК, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы |
| Coinstar (Travelex) | "Экобанк" ААКсы, "КАБ ФинансКредитБанк" ААКсы |
| Золотая корона | "АзияУниверсалБанк" ААКсы, РК "Аманбанк" ААКсы, "Азия Банкы" ЖАК, "Бакай-Банк" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК, ИБ "Дос-Кредобанк" ААКсы, ИБ "Ысык-Көл" ААКсы, "КыргызКредитБанк" ААКсы, "КБ Кыргызстан" ААКсы, АКБ "Толубай" ЖАК, "АТФБанк-Кыргызстан" ААКсы, "Манас Банк" ЖАК, "Айыл банк" ААКсы |
| Каспийан | "БТА Банк" ЖАК |

4.2. Банк продуктылары, тарифтер жана кызмат көрсөтүүлөр

Кардар үчүн атаандаштык күрөшү, банктардын тейлөө сапатын жогорулатуунун эсебинен сыйктуу эле, ички чыгымдарды кыскартуунун эсебинен сунушталып жаткан банктык продуктылар чөйрөсүн көнөйишине өбөлгө түзүүдө.

Коммерциялык банктардын тариф саясаты калайык-калкка банк жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнүн кенири тизмегин бара-бара сунуштоого, кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн женилдетүүгө, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурунда ликвиддүүлүктү тескөө механизмдерин өркүндөтүүгө бағытталган.

Банктар бир эле кызмат көрсөтүү үчүн төлөм кармап калуунун ар кандай ыкмаларын колдонушат:

- бир операцияны жүргүзүү үчүн катталган тарифтер;
- операциянын суммасына же эсептеги калдыктарга жараша белгиленген тарифтер;
- жүргүзүлгөн операциялардын санына жана суммасына жараша бир мезгил ичиндеги төлөөлөр;
- түзүлгөн келишим шарттарына ылайык жана башкалар.

Эн эле кенири тараган, калайык-калк өтө көп пайдаланган кызмат көрсөтүүлөрдөн болуп, төмөнкүлөр саналат: эсептик-кассалык тейлөөлөр, документардык операциялар, нак эмес которулар, баалуу кагаздар менен операциялар, кредиттерди берүү боюнча операциялар, төлөм карттарын тейлөө боюнча операциялар.

Кардарлардын тапшыруусу боюнча коммерциялык банктар төмөнкү операцияларды жүзөгө ашырышат:

- инкассалык, аккредитивдик жана которуу операциялары;
- карыздык милдеттенмелер боюнча банктык акцепти жана авалды берүүлөр;
- баалуу кагаздарды, валюталарды жана баалуу металлдарды сатып алуу-сатуу;
- акцияларды жана облигацияларды жайгаштырууда ортомчулук;
- инкасация боюнча кызмат көрсөтүүлөр;
- бухгалтердик тейлөөлөр, консультацияларды бе-

рүүлөр жана кредиттик карттарды тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

Отчеттук мезгил ичинде аккредитивдерди берүү (ачуу) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы орточо алганда аккредитивдин суммасына жараша 0,1ден 0,25 пайызга чейинкини түзгөн.

Экинчи жарым жылдыкта 17 банк банктык гарантияларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан. Мына ушул кызмат көрсөтүүнүн наркы күрөө суммасына жана анын түрүнө жараша белгиленет жана кароого алышып жаткан мезгил ичинде банктык гарантияларды берүү үчүн эң жогорку комиссиялык төлөм 8 пайызды түзгөн.

Коммерциялык банктар, акча которуу системасынын катышуучулары катары, акча которуу боюнча эл аралык системалардын 19 түрү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан (4.1.1-табл.).

Интернет-банкинг системасына кошулуу наркы андан пайдаланууну уюштуруу ыкмасына жараша белгиленет. Кыргыз Республикасында Интернет-банкинг кызмат көрсөтүүсүн 11 банк сунушташат: «АзияУниверсалБанк» ААКсы, РК «Аманбанк» ААКсы, «Банк Бакай» ААКсы, «Дос-Кредобанк» ААКсы, «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК, «АКБ Толубай» ЖАК, «ФинансКредитБанк КАБ» ААКсы, «Кыргызкредит Банк» ААКсы, «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы, «АТФ – Банк Кыргызстан» ААКсы жана «Манас Банк» ЖАК.

4.3. Нак жана нак эмес жүгүртүүлөр

4.3.1. Нак жүгүртүүлөр

2009-жылдын акырына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалты суммасы 35 738,7 млн. сомду түзгөн, ал эми 2008-жылдын тиешелүү мезгили ичиндеги ушул эле көрсөткүчке салыштырганда 4 935,4 млн. сомго же 16,0 пайызын түзөт.

Коммерциялык банктардын кассасында 1 181,3 млн. сом турган, бул жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасынын 5,1 пайызын түзөт.

Жүгүртүүдөгү акча динамикасы 4.3.1.1-графигинде чагылдырылган.

Жүгүртүүдөгү акчанын көбөйүүсүнө социалдык пакет боюнча мамлекеттик төлөөлердин артыши, экономиканын нак акчага туруктуу керектөөсүнө байланыштуу болгон.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында коммерциялык банктардын кассаларына 132 574,1 млн. сом түшкөн, бул 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгына салыштырганда 2 931,3 млн. сомго аз.

2009-жылдын кароого алышын жаткан мезгили ичинде коммерциялык банктардын кассаларынан 136 339,0 млн. сом берилген, бул 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгындагыга салыштырганда 550,7 млн. сомго аз.


Коммерциялык банктардын кассаларына түшүүлөрдүн көрсөткүчүнүн өзгөрүүсү, нак акчаларды берүүлөр жана алардын кайтарымдуулугу 4.3.1.2-графикте көлтирилген.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичинде нак акчанын кайтарымдуулугунун эң чоң көрсөткүчү Ош шаары боюнча катталып, ал 108,5 пайызды түзгөн, ал эми эң төмөнкү көрсөткүч – 57,6 пайыз Нарын облассты боюнча белгиленген (4.3.1.3-графикти карагыла). Бишкек шаары боюнча нак акча кайтарымдуулугу 106,3 пайызды, Чүй облассты боюнча 107,8 пайызды түзгөн. Бишкек шаары жана Чүй облассты боюнча нак акчанын кайтарымдуулугунун жогорку көрсөткүчке ээ болусу, банк жана финанс мекемелеринин, соода жана өнөр жай ишканаларынын мына ушул жерлерде топтолушуна байланыштуу келип чыккан. Ал эми керектөө рыногунун жыш жайгашуусунан улам, Ош шаары боюнча нак акча кайтарымдуулугунун жогорку көрсөткүчүнө


4.3.1.1-график. Жүгүртүүдөгү акчалардын динамикасы



4.3.1.2-график. Нак акчалардын коммерциялык банктардын кассаларына келип түшүүсү, алардын берилishi жана кайтарымдуулугу



4.3.1.3-график. Нак акчалардын областтар боюнча кайтарымдуулук көрсөткүчү



жетишилген болсо да, област боюнча нак акчанын кайтарымдуулугу төмөн бойдон калган.

Бүтүндөй республика боюнча 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгында салыштырганда, областтар боюнча нак акча кайтарымдуулугу бир аз эле өзгөрүүгө дуушар болгон.

Ошентип, 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында жүгүртүүдөгү акчанын өсүшү экономиканын нак акчага болгон реалдуу керектөөлөрүнө ылайык келген.

4.3.2. Нак эмес жүгүртүүлөр

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча, Кыргыз Республикасынын төлөм системасы аркылуу 269 199,8 млн. сом жалпы суммасында 1 682 995 төлөм өткөрүлгөн.

2008-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичиндеги көрсөткүчке салыштырганда төлөмдердүн көлөмү 4,7 пайызга көбөйгөн, ал эми алардын саны 8,4 пайызга азайган (4.3.2.1-график).


Кароого алынып жаткан мезгилде Улуттук банктын төлөмдердүн *grossstuk системасы* аркылуу 237 701,2 млн. сом суммасында 60 482 төлөм өткөрүлгөн. 2008-жылдын ушул эле мезгилиндеги тиешелүү көрсөткүчке салыштырганда төлөмдердүн көлөмү 6,9 пайызга ал эми төлөмдердүн саны 10,7 пайызга көбөйгөн (4.3.2.2-график). *Төлөмдердүн клиринг системасы боюнча* өткөрүлгөн төлөм көлөмү 2008-жылдын ушул эле мезгилинде өткөрүлгөн төлөмдердүн көлөмүнө салыштырганда 9,7 пайызга азаюу менен 31 498,6 млн. сомду түзгөн. Төлөмдердүн жалпы саны 1 622 513 төлөмдү түзгөн, бул 2008-жылдын тиешелүү мезгилиндегиге караганда 8,9 пайызга аз (4.3.2.3-график).

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча, клирингдик төлөмдердүн санынын жана көлөмүнүн регионалдык түзүмүндө, үлүшүнө клирингдик төлөмдердүн көлөмүнүн 70,1 пайзы жана санынын 64,2 пайзы туура келген Чүй обласы жана Бишкек шаары лидерлерден болуп саналат.


4.3.3. Банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр системасы

2009-жылдын акырына карата абал боюнча банктык төлөм карттардын эмиссиясы, эквайринги жана аларды пайдалануу менен кардарларды эсептешүү-каст


4.3.2.1-график. Банктар аралык төлөмдердүн көлөмүнүн жана санынын динамикасы



4.3.2.2-график. Гросстук система боюнча төлөмдердүн көлөмүнүн жана санынын динамикасы



4.3.2.3-график. Клиринг системасы боюнча өткөрүлгөн төлөмдердүн көлөмүнүн жана санынын динамикасы



салык тейлөө жагында кызмат көрсөтүүлөрдү 22 коммерциялык банктын ичинен 19 сунуштаган, ал эми алардын 16сы эл аралык системалардын (9 банк), локалдык системанын (4 банк), ошондой эле бирдиктүү улуттук системанын (18 банк) карттарын чыгаруу боюнча эмитент болуп саналат.

Отчеттук мезгил ичинде «Элкарт» бирдиктүү улуттук системасы боюнча карттарды кабыл алуу жана тейлөө Бишкек шаары боюнча орнотулган 154 банкомат жана 428 терминал аркылуу ишке ашырылган, алардын ичинде 335 терминал коммерциялык банктардын филиалдарында жана сактык кассаларында, 93 терминал Бишкек шаарында, областтык жана райондук борборлордогу соода-сервистик пункттардын эл көп келген жерлеринде орнотулган.


Бүтүндөй алганда, 2009-жылдын акырына карата абал боюнча коммерциялык банктар тарабынан «Элкарт» бирдиктүү улуттук системанын 65 420 карты чыгарылган.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде төлөм карттар рыногунда иш жигердүүлүгүнүн артыши байкалан, бул тууралуу эмитирленген карттардын жана аларды пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын санынын көбөйгөндүгү тастыктайт. Алсак, 2009-жылдын акырына карата абал боюнча эмитирленген карттардын жалпы саны 167 870 түзгөн, бул 2008-жылдын ушул эле мезгилиндеги тиешелүү көрсөткүчкө салыштырганда 54,4 пайызга көп (4.3.3.1-график).


Карттар боюнча ишке ашырылган транзакциялардын жалпы саны жана көлөмү алардын 2008-жылдын ушул эле мезгилиндеги санына жана көлөмүнө салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 82,4 жана 42,3 пайызга көбөйгөн (4.3.3.2-график).

Мурдагыдай эле, ишке ашырылган операциялардын көлөмүндө негизги үлүш банкоматтар жана терминалдар аркылуу карттарды пайдалануу менен акча каражаттарын алууга туура келген жана алар операциялардын жалпы көлөмүндө 5 549,0 млн. сомду түзгөн, ал эми соода-сервистик ишканалардагы жүгүртүүлөр 148,9 млн. сом чегинде катталган. Мына ушул маалыматтар, нак акчага айландыруу операцияларынын эң эле көп ишке ашырылган түрүнөн болуп санала тургандыгын тастыктайт жана алар карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган операциялардын

4.3.3.1-график. Эмитирленген карттардын санынын динамикасы



4.3.3.2-график. Банктык карттарды пайдалануу менен жүзгө ашырылган транзакциялардын көлөмүнүн жана санынын динамикасы



жалпы көлөмүнүн 97,4 пайызын түзө тургандыгын маалымдайт.

Банктарды өнүктүрүү стратегиясынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп, банктык эсептердин санын көбөйтүү жана карттарды пайдалануу менен эл аралык, локалдык жана улуттук системалардын базасында «эмгек акы» долбоорлорун жүзөгө ашыруу саналат. Банктар, дал ушул долбоорлордун эсебинен карттардын эмиссиясынын жана транзакциялардын көлөмүнүн таасирдүү өсүшүнө жетише алат жана бул, банктардын карттар рыногундагы позициясын чындоодо олуттуу кадам жасоого өбөлгө түзөт.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында эл аралык, локалдык жана улуттук системалардын карттарынын базасында «эмгек акы» долбооролорун жүзөгө ашыруу жана анын чөйрөсүн көнөйтүү жагында 19 коммерциялык банк иш-чараларды жүзөгө ашырган.

Мына ушул 895 долбоордун чегинде бардык банктар тарабынан 83 661 карт сатып өткөрүлгөн, бул чыгарылган карттардын жалпы санынын 49,8 пайызын түзөт.

Коммерциялык банктар карттарды кабыл алуу жана тейлөө боюнча инфраструктуралы өнүктүрүү ишин улантууда. Алсак, 2009-жылдын акырына карата иштеп жаткан терминалдардын жана банкоматтардын жалпы санын төмөнкүчө мүнөздөөгө болот:

- «Элкарт» бирдиктүү улуттук системасы боюнча
 - 154 банкомат жана 428 терминал. Төлөм карттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасын интеграциялоонун жыйынтыктары боюнча эл аралык системалардын бардык банкоматтары жана «Алай-Кард» локалдык системасынын 44 терминалы «Элкарт» улуттук төлөм картын төлөөгө кабыл алышат;
 - Эл аралык системалар боюнча 132 банкомат жана 712 терминал, алардын ичинен 39 банкомат «Демир 24» локалдык картын тейлөөгө кабыл алышат;
 - «Алай-Кард» системасы боюнча – 29 банкомат жана 225 терминал, алардын ичинен 72 терминал Россиянын «Золотая корона» карттарын кабыл алууну жана тейлөөнү камсыз кылышат. Ошентип, банктык төлөм карттар республиканын бардык аймактары боюнча, жалпыга жеткиликтүү жер-

лерде орнотулган 315 банкоматта жана 1 388 терминалда тейлөөгө кабыл алынат.


4.3.4. Жол чектери менен операцияларды кошо алганда, чек ара аркылуу өткөрүлүүчү төлөмдөр

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча, Кыргыз Республикасында 23 банк (Улуттук банкты кошо алганда) SWIFT шериктештигинин мүчөсү болуп саналат. Улуттук банкты кошо алганда 17 банк, Улуттук банктын SWIFT ЖПКсы аркылуу иш алып барат, ал эми 5 банк өз алдынча иштейт жана 1 банк Казакстандагы башкы офиси – «Казкоммерцбанк Кыргызстан» аркылуу иш алып барат.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде чыгыш төлөмдөрүнүн саны 1 494 даананы, ал эми кириш төлөмдөрүнүн саны 4 062 даананы түзгөн, бул 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгындагы көрсөткүчтөн, тиешелүүлүгүнө жараша 6,4 жана 31,0 пайызга көп (4.3.4.1-график). Ошол эле учурда, SWIFT түйүнү боюнча өткөрүлгөн төлөмдөрдүн көлөмүнө иликтөөлөрдү жүргүзүү, валюталардын бардык түрү боюнча кириш төлөмдөрүнүн көлөмү сыйктуу эле, чыгыш төлөмдөрүнүн көлөмү боюнча да көбөйүү жүргөндүгүн көрсөткөн. Валюталардын номиналы боюнча төлөмдөрдүн көлөмүнүн негизги үлүшү АКШ долларында жана япон иенасында жүзөгө ашырылган.

Отчеттук мезгил ичинде жол чектери менен операциялар American express, Master Card, Visa Card, City card карт боюнча жана ар кандай банктардын өздүк чектери боюнча ишке ашырылган.

4.3.4.1-график. SWIFT системасы боюнча транзакциялардын динамикасы



V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ

5.1. Ўй чарбасы


2009-жылы бүтүндөй республика боюнча орточо айлык номиналдык эмгек акы (чакан ишканаларды эске албаганда) 6 253 сомду (же отчеттук мезгил ичиндеги АКШ долларынын расмий орточо айлык курсуна жараша 145,8 АКШ доллары) түзгөн жана 2008-жылдын биринчи жарым жылдыгындагыга салыштырганда, реалдуу алганда өткөн жылдын ушул эле мезгилиндеги 9,2 пайызга караганда¹ 8,0 пайызга көбөйгөн. Экономикалык ишкердиктин бардык түрлөрү боюнча эмгекке төлөөлөрдүн жогорулоосу байкалган, өзгөчө «соода жана автомобилдерди, турмуш-тиричилик буюмдарын жана жеке пайдалануудагы буюмдарды ремонттоо» секторунда, айыл чарбасында жана курулушта олуттуу жогорулатылган. Финансы чөйрөсүнүн, транспорт жана байланыш секторунун, электр энергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагында иштеген кызматкерлердин эмгек акысынын республикалык орточо денгээли олуттуу жогорулатылган. Ал эми айыл чарбасында, саламаттыкты сактоо мекемелеринде, билим берүү тармагында коммуналдык жана социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жагында анын денгээли төмөн болгон.

2009-жылы жашоо учүн каражат минимумунун орточо жылдык өлчөмү 3 263,2 сомду түзгөн жана 2008-жылдагыга салыштырганда 1,9 пайызга өскөн. Ал эми орточо айлык эмгек акынын ушул көрсөткүчкө карата катышы 169,3 пайыздан 191,6 пайызга чейин өскөн.

5.1.1. Банк тутумунун алдындағы милдеттенмелер

Ўй чарба секторунун банк тутумунун алдындағы милдеттенмелеринин суммасы жылдын акырында 8,7 млрд. сомду түзүү менен 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы ичинде 0,7 пайызга көбөйгөн. Жеке адамдардын улуттук валютадагы кредиттер боюнча карызы 2009-жылдын акырына карата 3,5 млрд. сомду түзүү менен 10,4 пайызга көбөйгөн, ошол эле учурда чет өлкө

5.1.1-график. Жеке адамдардын банктар алдындағы милдеттенмелери



¹ КР УСКнын орточо айлык эмгек акы боюнча маалыматтары өсүш жыйынтыгы менен жарыяланат.


валютасындағы кредиттер боюнча карыз 4,8 пайызга, 5,3 млрд. сом эквивалентине чейин төмөндөгөн. Натыйжада, жеке адамдардын милдеттеннелеринин түзүмүндө чет өлкө валютасындағы кредиттердин салыштырма салмагы 63,8 пайыздан 60,3 пайызга чейин төмөндөгөн.

Отчеттук жарым жылдықта керектөө максаттары үчүн үй чарбасына берилген кредиттердин жалпы көлөмү 1,2 млрд. сомду түзгөн жана 2008-жылдын экинчи жарым жылдығындағы көлөмүнө салыштырганда өзгөргөн эмес, ал эми берилген кредиттердин жалпы көлөмүндөгү алардын үлүшү 9,9 пайыздан 9,4 пайызга чейин кыскарган.

5.1.2. Калктын өздүк жыйымдары

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде жеке адамдардын коммерциялык банктардагы депозиттеринин өсүш тенденциясы байкалган. Жарым жылдыктын акырына карата жеке адамдардын депозиттеринин жалпы көлөмү 9,6 млрд. сомду түзгөн (5.1.2.1-график). Бүтүндөй алганда, 2009-жылдын экинчи жарым жылдығында жеке адамдардын депозиттеринин өсүшү 26,8 пайызды (2009-жылдын биринчи жарым жылдығында – 10,1 пайызды) түзгөн, анын ичинде калктын улуттук валютадагы депозиттери 29,3 пайызга, 4,0 млрд. сомго чейин төмөндөгөн болсо, чет өлкө валютасындағы депозиттер 25,1 пайызга, 5,6 млрд. сомдук эквивалентке чейин көбөйгөн (валюта курсунун өзгөрүсүнүн тасасирин эске албаганда, чет өлкө валютасындағы депозиттер 22,8 пайызга өскөн). Улуттук валютадагы депозиттердин олуттуу өсүшүнүн натыйжасында, калайык-калктын аманаттарынын түзүмүндө өткөн жарым жылдыктын акырындағы 59,3 пайызга караганда, отчеттук жарым жылдыктын акырына карата 58,5 пайызды түзгөн чет өлкө валютасындағы депозиттердин салыштырма салмагынын кыскарышы байкалган.

5.1.2.1-график. Жеке адамдардын аманаттары



5.2. Корпоративдик сектор

5.2.1. Банк тутумунун алдындагы милдеттөнмелер

2009-жылдын 31-декабрына карата республиканын аймагында иштеп жаткан чарба жүргүзүүчү субъекттердин саны 438,3 мин бирдикти түзгөн, бул 2009-жылдын 30-июнундагы көрсөткүчкө салыштырганда 7,1 мингэ же 1,6 пайызга аз. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин түзүмүндө, мурдагыдай эле дыйкан (фермерлик) чарбалар (61,0 пайыз) жана жеке ишкерлер (33,0 пайыз) басымдуулук кылат.


Жаңыдан каттоодон өткөн чарба жүргүзүүчү субъекттердин саны 2008-жылдагы алардын көлөмүнө салыштырганда 29,6 пайызга азайган, ошол эле учурда расмий түрдө жоюлган чарба жүргүзүүчү субъекттердин саны 1,7 эсеге көбөйгөн.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында ишканалар менен уюмдардын¹ коммерциялык банктар алдындагы чогуу алгандагы карызынын бир аз кыскаргандыгы байкалган. Караганда алардын көлөмүнө салыштырганда 0,3 пайызга төмөндөгөн (5.2.1.1-график).

Отчеттук жарым жылдыкта жаңыдан берилген кредиттердин көлөмү 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгындағы ушул эле көрсөткүчкө салыштырганда 12,3 млрд. сомду түзүү менен 12,3 пайызга есекөн, бул улуттук валютада берилген кредиттердин 26,2 пайызга көбөйүп, 5,4 млрд. сомду түзүшү менен шартталган. Чет өлкө валютасындагы кредиттер 7,6 пайызга, 6,8 млрд. сомго чейин төмөндөгөн.

Тармактар боюнча жаңыдан берилген кредиттер агымынын көбөйүүсү, эң башкысы, соода чөйрөсүндө кредиттөөнүн өсүшүнө (18,1 пайызга) байланыштуу болгон. Курулушка (53,5 пайызга), ипотекага (25,8 пайызга), байланыш чөйрөсүнө (72,2 пайызга) жана социалдык кызмат көрсөтүүлөргө (88,4 пайызга) кредиттер төмөндөгөн.

5.2.1.1-график. Коммерциялык банктардын алдындагы корпоративдик сектордун карызынын динамикасы



¹ Юридикалык жактардын коммерциялык банктардын балансстык отчеттору боюнча карыздары.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде улуттук валютада берилген кредиттер боюнча чендердин орточо деңгээли 26,5 пайызды түзүү менен 0,4 пайыздык пунктка жогорулаган. Пайыздык чендердин өсүшү реалдуу сектордун дээрлик бардык тармактары боюнча, көбүнчө транспорт жана байланыш чөйрөсүнө, ипотекага, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер боюнча катталган. Чет өлкө валютасында берилген жаңы кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен ушул мезгил ичинде 21,4 пайызды түзүү менен 1,1 пайыздык пунктка өскөн. Мында, чендердин өсүшү реалдуу сектордун дээрлик бардык тармактарына берилген кредиттер боюнча катталган. Чет өлкө валютасында берилген кредиттер эң төмөнкү чен боюнча курулушка берилип, бир мезгил ичинде орточо алганды, 17,8 пайызды түзгөн.


5.2.2 Дебитордук жана кредитордук карыздардын абалы²

Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын жана уюмдарынын дебитордук карыздарынын көлөмү 2009-жылдын 30-сентябрьна карата 52,9 млрд.сомду түзгөн, бул 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырындагы көлөмүнө салыштырганда 2,5 пайызга көп (5.2.2.1-график).

Дебитордук карыздардын көлөмүнүн олуттуу көбөйүүсү транспорт жана байланыш тармагында (18,6 пайызга) жана кыймылсыз мүлк менен операциялар чөйрөсүндө (9,7 пайызга) катталган. Мында, дебитордук карыздын жалпы көлөмүндө олуттуу салыштырма салмакты электрэнергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү боюнча ишканалар (24,1 пайыз), ошондой эле соода жүргүзүү жана кыймылсыз мүлк менен операциялар чөйрөсүндөгү ишканалар (тиешелүүлүгүнө жараша 15,8 жана 18,9 пайыз) ээлешет.

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын көлөмү биринчи жарым жылдыктын акырындагы көлөмүнө салыштырганда 7,4 млрд. сомду түзүү менен 3,9 пайызга төмөндөгөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздардын үлүшү анын жалпы көлөмүндө 14,1 пайызды түзгөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздардын жалпы көлөмүнөн 71,1 пайыз электрэнергиясын

5.2.2.1-график. Корпоративдик сектордун дебитордук жана кредитордук карыздарынын динамикасы



² Финансылык кызмет көрсөтүүлөрдү сунуштаган уюмдарды эсепке албанда, УСКнын алдын-ала маалыматтары боюнча.

өндүрүү жана бөлүштүрүү боюнча ишканалардын калыптыруу түзгөн.

Кредитордук карыз 2009-жылдын үчүнчү чейрегинин жыйынтыгы боюнча 68,8 млрд. сомду түзгөн, бул биринчи жарым жылдыктын ақырындагы көлөмүнө салыштырганда 3,5 пайызга көп. Карыздын көбөйүүсү негизинен, соода жүргүзүү (978,1 млн. сомго) жана иштеп чыгаруу өнөр жай (902,6 млн. сомго) ишканаларынын карыздарынын өсүшүнүн эсебинен байкалган. Электрэнергиясын өндүрүү жана бөлүштүрүү боюнча ишканалардын карыздары (707,7 млн. сомго) төмөндөгөн.

Мында, мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредитордук карыздын көлөмү 2009-жылдын үчүнчү чейрек ичинде 4,6 пайызга ёскөн, ал эми кредитордук карыздын жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 2009-жылдын сентябрь айынын ақырына карата 3,8 пайызды түзүү менен өзгөргөн эмес.

5.2.3. Финансылык натыйжалар³

Реалдуу сектордун ишканаларынын операциялык пайдасы жылдын биринчи чейрегинин ақырындагы көлөмүнө салыштырганда 4 эсеге көбөйүү менен 2009-жылдын 30-сентябрьна карата 7,1 млрд. сомду түзгөн.

Операциялык пайданын негизги көлөмү соода жүргүзүү, транспорт жана байланыш ишканалары тарбиянан алынган. Ал эми олуттуу чыгым тартуулар электрэнергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү жана кыймылсыз мүлк менен операциялар чөйрөсүндөгү ишканаларда катталган.

Географиялык бөлүштүрүүдө баланстык пайда каароого алынып жаткан мезгил ичинде Бишкек, Ош шаары жана Ош, Нарын обласстарында ишканалардан алынган, ал эми калган аймактарда чыгым тартуулар катталган.

³ УСКнын алдын-ала маалыматтары боюнча.

VI. ФИНАНСЫ СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Бул бөлүктө Кыргыз Республикасынын финансы системасынын негизги өнүгүү тенденциялары, ошондой эле анын бүтүндөй өлкөнүн экономикасына тийгизгөн таасири каралат.

Финансы сектору өлкөдө макроэкономикалык стабилдүүлүккө жетишүүдө олуттуу мааниге ээ болууга тийиш. Экономиканын реалдуу секторунун финансы ресурстарына керектөөсүн канаттандырган, туруктуу жана натыйжалуу иштеген, атаандашуу чөйрөсүндө сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган жана өздүк жыйымдардын инвестицияга транформацияланышын камсыз кылган финансы системасы, тез арымдагы экономикалык өсүшкө жетишүүгө көмөктөшөт.

Республиканын финансы рыногундагы тенденциялар 2009-жылы эл аралык финансы системасындагы жагдайдын өнүгүүсүнүн аныксыздыгы шартында жана анын өлкөнүн экономикасына тийгизген таасиринин денгээлине жараша түптөлгөн. 2007-жылда эле орун алган кризистик жагдайлардын натыйжасы өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүктүн басаңдоосуна, төлөм тендерминин көрсөткүчүнүн начарлоосуна (соода жүгүртүү, әмгек мигранттарынын которуулары), коммерциялык банктардын экономиканы кредиттөөсүнүн кыскаруусуна, баалуу кагаздар рыногунда инвесторлордун жигердүүлүгүнүн төмөндөөсүнө таасирин тийгизгөн. Өлкөнүн экономикасына дүйнөлүк каатчылыктын таасирин минималдаштыруу жана экономикалык өсүш арымын сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2008-жылдын акырында Кризиске каршы план иштелип чыккан. Ушул планды ишке ашыруунун алкагында, туруктуу макроэкономикалык жагдайды сактоо, банк тутумунун ишенимдүүлүгүн жана стабилдүүлүгүн, азық-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту, ички суроо-талапты колдоо аркылуу экономикалык өсүштүү камсыз кылуу жана ишкердик жана инвестициялык алгылыктуу чөйрөнү, калктын начар жашаган катмарын даректүү коргоону түзүү боюнча иштер жүргүзүлгөн.

2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында эки адистештирилген ФКМ – «Банктарды рефинансылоонун


адистештирилген фонду» ЖЧКсы менен «Кыргыз Республикасынын Өнүгүү фонд» ЖАКтын иши жана аманнатор боюнча 20 мин сомдан 100 мин сомго чейин ордун толтуруп берүүнүн гарантияланган суммасын көбөйтүү жөнүндө киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен «Банктык аманнаторды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Мыйзамдын колдонууга киргизилиши финанссы секторунун көрсөткүчтөрүнө алгылыктуу таасирин тийгизген. Мындан тышкary, ФКМдердин активдеринин жана капиталынын көлөмүнүн өсүшү, ошондой эле финанссы секторунда эффективдүү көзөмөлдүктү жана жөнгө салууну камсыз кылуу боюнча көрүлгөн чаралар да, республиканын финанссы системасынын андан-ары өнүгүүсүнө жана анын тышкы таасирлерге туруктуулугунун жогорулоосуна алгылыктуу таасирин тийгизген.

Учурда өлкөнүн финанссы сектору банктар, банктык эмес финанссы-кредит мекемелери (кредиттик союздар жана микрофинансы уюмдары, ломбарддар, адистештирилген ФКМдер ж.б), фондулук биржалар, камсыздандыруу компаниялары, пенсиялык жана инвестициялык фондулар сыйктуу финанссы институттары менен түшүндүрүлөт (6.1-график)¹.

Өлкөнүн финанссы секторунда банк тутуму үстөмдүк кылуусун улантууда. Ошол эле учурда, банктык эмес финанссы-кредит мекемелер секторунун ишинин көрсөткүчтөрүнүн ыргактуу өсүшү байкалган. Бул, кредиттик ресурстарга карата суроо-талаптын жогорку деңгээлде болушу менен шартталган, аны канаттандандыруу учун банктык эмес финанссы секторунун айрыкча, микрокредиттик уюмдардын ресурстары тартыла баштайт.


2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында банк тутумунун жана банктык эмес финанссы-кредит мекемелердин ресурстук базасынын кеңейүүсүнүн оң тенденциясы сакталып калган. Көбөйүү, банктык жана банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин капиталынын, банк тутумунун депозиттик базасынын, ошондой эле экономиканын финанссы секторуна чет өлкө инвестицияларынын ағылып кириүүсүнүн өсүшү эсебинен жүргөн.

6.1-график. Финанссы системасынын активдери (2009-жыл үчүн) (млн. сом)



¹ 2008-жыл ичиндеги маалыматтар анткени, инвестициялык жана пенсиялык фондулардын, биржалардын жана камсыздандыруу компанияларынын 2009-жылдын 1-июлунча карата маалыматтары жок.

**6.2-график. Коммерциялык банктардын жана
банктык эмес финансы-кредит мекемелердин кредит
портфели**



Финансы-кредит мекемелери тарабынан экономиканы кредиттөө көлөмүнүн өсүш тенденциясы сакталып калган (6.2-график), мында анын арымынын байкаларлык тездеши катталган. Бул, БФКМдердин (59,7 пайызга), айрыкча эки адистештирилген ФКМдин – Өнүгүү фонду менен БРАФтын кредиттик ишинин активдешүүсүнүн эсебинен жүргөн, ал эми ошол эле учурда банк тутумунун кредиттеринин көлөмү жарым жылдык ичинде 0,9 пайызга кыскарган. Бүтүндөй алганда, 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында экономикада ФКМдер сунуштаган кредиттердин чогуу алгандагы көлөмүнүн өсүшү 14,0 пайызды түзгөн (2008-жылдын экинчи жарым жылдыгында ушул эле көрсөткүч 3,7 пайызды түзгөн).

Банктар, экономикада валюта жана кредиттик тобокелдиктердин өөрчүшү шартында, өз кредит саясатын бир кыйла абайлап жүргүзүүнү уланткан, бул биринчи кезекте чет өлкө валютасында кредиттөөгө таасирин тийгизген. Мында, сом түрүндө кредиттөө кыйла өскөн, бул 2009-жылдын июль-декабрь айлары ичинде жаңы берилген кредиттердин жалпы көлөмү 12,3 млрд. сомду түзүү менен 4,9 пайызга өсүшүнө алып келген. Жаңы берилген кредиттердин ИДПга карата катышы 10,0² пайызды түзгөн, ал эми 2008-жылды бул көрсөткүч 9,9³ пайыз чегинде катталган.

Коммерциялык банктардын кредиттеринин мөөнөттүүлүк боюнча түзүмүндө узак мөөнөттүү кредиттердин көлөмү кароого алынып жаткан мезгилде 67,0 пайызды түзүү менен өскөн (2008-жылдын ушул эле мезгилиnde узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшү 60,1 пайызды түзгөн).

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде банктык эмес финансы-кредит мекемелери тарабынан сунушталган кредиттердин көлөмү байкаларлык өскөн. Бул өсүш биринчи кезекте, Өнүгүү фондусу тарабынан Камбар-Ата ГЭС-2нин курулушуна берген кредити менен байланыштуу болгон. Алсак, банктык эмес финансы-кредит мекемелердин кредит портфели 2009-жылдын жарым жылдыгында 59,7 пайызга өскөн, ал эми 2008-жылдын тиешелүү мезгилиnde өсүш 2,7 пайызды түзгөн.

Дүйнөлүк финансы каатчылыгы баалуу кагаздаррыногунда инвесторлордун жигердүүлүгүнүн төмөн-

² 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн ИДПга карата.

³ 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн ИДПга карата.

дөөсүнө таасирин тийгизген. Уч фондулук биржанын соода аянттарындагы тооруктарынын жалпы көлөмү 2008-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 53,7 пайызга кыскаруу менен 2009-жылдын июль-декабрь айларында 3 380,6 млн. сомду түзгөн. Тооруктардын жалпы көлөмүнүн кыскаруусуна «Борбордук-Азия фондулук биржасы» ЖАКтын 67,6 пайызга, 1 214,7 млн. сомго чейин жана «БТС- Кыргыз Фондулук биржасы» ЖАКтын 35,5 пайызга, 345,2 млн. сомго чейин тоорук аянттарында бүтүмдөрдүн көлөмүнүн азаюусу таасирин тийгизген. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгында “Кыргыз фондулук биржасы” ЖАКтын тоорук аянттарында биржалык тооруктардын көлөмү 2008-жылдын тиешелүү мезгилиндеги көлөмүнө салыштырганда 64,9 пайызга, 1 820,7 млн. сомго чейин көбейгөн.


Баалуу кагаздаррында 2009-жылдын акырында алты акционердик инвестициялык фондулар иш алыш барган, бирок финанссылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодогу алардын үлүшү бир аз эле бойдон калган: инвестициялык фондулардын активдери жылдын жыйынтыгы боюнча ИДПга карата 0,01 пайызды түзгөн.

Камсыздандыруу компанияларынын жана мамлекеттик эмес пенсиялык фондуларынын иш көрсөткүчтөрү да финанссы системасынын ушул сегментинин анчалык өнүгө албай жаткандыгын жана алардын өлкө экономикасына тийгизген таасири да бир аз эле өлчөмдө экендигин тастыктоодо.

Республиканын рыноктогу камсыздандыруу ишин жылдын акырына карата 19 камсыздандыруу компаниясы жүргүзүп келген, алардын ичинен экөөсү кайра камсыздандыруучу компания, ал эми жетөөсү резидент эместердин катышуусу менен түзүлгөн компания болуп саналат. Республиканын камсыздандыруу рынокунун өлчөмү, алардын ишинин негизги көрсөткүчтөрүнүн олуттуу өсүшүнө карабастан, анчалык чоң эмес бойдон калган. Камсыздандыруу уюмдарынын чогуу алгандагы активдеринин көлөмү жыл ичинде 12,9 эсеге көбөйүү менен 2009-жылдын декабрь айынын акырына карата 865,5 млн. сомду түзгөн, ал эми чогуу алгандагы өздүк капитал 12,2 эсеге, 708,8 млн. сомго чейин өскөн. Мында камсыздандыруу компанияларынын активдеринин ИДПга карата катышы 2009-жылы 0,3 пайыз деңгээлде сакталып калган.

Кыргыз Республикасындагы камсыздандыруу ры-

6.3-график. Коммерциялык банктар тарабынан берилген кредиттердин жана узак мөөнөттүү кредиттердин жалпы көлөмүнүн динамикасы



6.4-график. Фондулук биржалардын 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн тооруктарынын көлемү
(млн. сом)



ногун өнүктүрүүнүн 2003-2010-жылдарга концепциясынын алкагында өткөрүлгөн, республикада милдеттүү камсыздандырууну өнүктүрүү, анын ичинде 2008-жылы кабыл алынган жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө төрт мыйзамды колдонууга киргизүү боюнча иштер, финансырынун ушул сегментинин андан-ары өнүгүшүнө өбөлгө түзүүгө тийиши. Республикадагы камсыздандыруу компаниялары камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштагандан башка дагы, каражаттарын мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздарга, коммерциялык банктардагы депозиттерге салуу, ошондой эле зайдарды берүү менен инвестициялык иштерди жүзөгө ашырышат.

Пенсиялык фондулар финанссырынун дагы бир маанилүү сегментинен болуп саналат. Учурда, республиканын бул рынокунда эки мамлекеттик эмес пенсиялык фонд: өз ишин 1994-жылдан бери жүргүзүп келе жаткан «Кыргызстан» мамлекеттик эмес пенсиялык фондусу (МПФ) жана 2009-жылдын 26-майында гана лицензия алышп, азырынча өз ишин баштай элек «Жаны Азия» мамлекеттик эмес пенсиялык фондусу каттоодон өткөн. 2009-жылдын 1-сентябрьна карата «Кыргызстан» МПФсынын активдеринин өлчөмү 2008-жылдын тиешелүү мезгилиндеги көрсөткүчкө салыштырганда 13,8 пайызга көбөйүү менен 17,0 млн. сомду түзгөн, ал эми ыктыярдуу пенсиялык камсыздоо келишимин түзгөн анын катышуучуларынын саны 2333 адамды түзгөн (алардын ичинен 486 адам пенсия алгандар), бул 2008-жылдын салыштыруу үчүн алынган мезгилиндегиге караңда 437 адамга же 23,0 пайызга көп.

VII. АТАЙЫН КАРАЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР

Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду

Дүйнөлүк финансыйк каатчылыктын андан –ары уланып жатышын эске алуу менен жана банк тутумунун туруктуу ишин, анын натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга, коммерциялык банктардын туруктуулугуна түрткү берүүгө багытталган, колдоо көрсөтүүнүн таасирдүү механизмин калыптандыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу секторун кредиттөөгө алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 8-январындагы №5 «Банк тутумунун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаалар жөнүндө» Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Улуттук банкка караштуу Кыргыз Республикасында банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондун түзүү тапшырылган. Аталган Жарлыкты аткаруу максатында 2009-жылдын 30-январында Улуттук банк Башкармасынын №5/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына караштуу, банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» Жоопкерчилиги чектелген коомду түзүү жөнүндө» токтому кабыл алынган. Улуттук банк аталган Фондун уюштуруучусу болуп саналат. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында, Кыргыз Республикасынын экономикасын кредиттөөнү колдоого багытталган, банк секторун рефинансылоонун кошумча ресурстарын камсыз кылуу аркылуу Кыргыз Республикасынын банк тутумунун туруктуулугуна жана ишенимдүүлүгүнө өбөлгө түзүү, Фондун максаты болуп саналат.

2009-жылдын 6-майында «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсина айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берилген. Фондун каражаттары коммерциялык банктардын жана микрофинансыйк уюмдардын системасы аркылуу Кыргыз Республикасында маанилүү орунду ээлеген, экономиканын ар кандай секторлорун өнүктүрүүгө багытталган.

Финансы системасынын туруктуулугун сактоо жана Фондду туруктуу өнүктүрүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/8 токтому менен «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсинын ишин жөнгө салуу эрежеси бекитилген.

Ошондой эле, 2009-жылдын 26-мартында «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсинын Банктарды рефинансылоо саясаты бекитилгендигин белгилей кетүү зарыл.



«Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКси өз ишин жүзөгө ашыра баштагандан тартып, коммерциялык банктарга алардын ликвиддүүлүгүн колдоо үчүн кыска мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү кредиттер берилген. Ошентип, коммерциялык банктардын 2010-жылдын 1-январына карата карызы «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсинын регулятивдик отчетундагы маалыматтарга ылайык 66643 мин сомду түзгөн.

«Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКси өз ишин 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгынан тартып жүзөгө ашыра баштагандыгын жана би-

ринчи кредит 400 000 мин өмөттүү сумасында коммерциялык банктын ликвиддүүлүгүн толтурууга берилгендигин белгилеп кетүү зарыл. Негизинен, «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын кредиттери коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүн толтурууга, микрофинансылык уюмдарды кредиттөөгө берилген жана берилген кредиттер боюнча жүгүртүү 767 800 мин өмөттүү сомду түзгөн. Баш турган акча каражаттары Улуттук банктын жана башка ФКМдердин корреспонденттик эсептеринде, тиешелүүлүгүнө жарааша 1430993 мин жана 4146 мин өмөттүү сумасында жайгаштырылган жана 496688 жалпы сумасында баалуу кагаздарга инвестицияланган. Баш турган акча каражаттарынын кээ бир бөлүгү депозит катары башка коммерциялык банктарда 4000 мин өмөттүү сом өлчөмүндө жайгаштырылган.

ОНДООЛОР

«Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгы үчүн

| бети | абзац | басылып чыкканы | ушундай окулууга тийиш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|-----------------------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|---|------|---------------|-----------------------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| 8 | 3-абзац | Банктар финанссы-кредит система-сында басымдуу абалды ээлөөнү улантууда (1.2-график) жана 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде алардын үлүшү 78,2 пайызды түзгөн, бул 2007-жылдын ушул эле мезгилине 0,2 пайыздык пунктка аз. | Банктар финанссы-кредит системасында басымдуу абалды ээлөөнү улантууда (1.2-график) жана 2008-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде алардын үлүшү 78,2 пайызды түзгөн, бул 2007-жылдын ушул эле мезгилине 3,5 пайыздык пунктка аз. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | график | <p>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү</p>  <table border="1"> <caption>Data for 1.2-graphic: Credit portfolio composition (%)</caption> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>KPI БЭФКМ (%)</th> <th>Банк тутумунун КП (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>31.12.05</td><td>30,9</td><td>69,1</td></tr> <tr><td>30.06.06</td><td>29,8</td><td>70,2</td></tr> <tr><td>31.12.06</td><td>28,2</td><td>71,8</td></tr> <tr><td>30.06.07</td><td>21,6</td><td>78,4</td></tr> <tr><td>31.12.07</td><td>16,2</td><td>83,8</td></tr> <tr><td>30.06.08</td><td>22,0</td><td>78,0</td></tr> <tr><td>31.12.08</td><td>21,8</td><td>78,2</td></tr> </tbody> </table> | Date | KPI БЭФКМ (%) | Банк тутумунун КП (%) | 31.12.05 | 30,9 | 69,1 | 30.06.06 | 29,8 | 70,2 | 31.12.06 | 28,2 | 71,8 | 30.06.07 | 21,6 | 78,4 | 31.12.07 | 16,2 | 83,8 | 30.06.08 | 22,0 | 78,0 | 31.12.08 | 21,8 | 78,2 | <p>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү</p>  <table border="1"> <caption>Data for 1.2-graphic: Credit portfolio composition (%)</caption> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>KPI БЭФКМ (%)</th> <th>Банк тутумунун КП (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>31.12.05</td><td>30,9</td><td>69,1</td></tr> <tr><td>30.06.06</td><td>29,8</td><td>70,2</td></tr> <tr><td>31.12.06</td><td>28,2</td><td>71,8</td></tr> <tr><td>30.06.07</td><td>16,2</td><td>83,8</td></tr> <tr><td>31.12.07</td><td>18,3</td><td>81,7</td></tr> <tr><td>30.06.08</td><td>22,0</td><td>78,0</td></tr> <tr><td>31.12.08</td><td>21,8</td><td>78,2</td></tr> </tbody> </table> | Date | KPI БЭФКМ (%) | Банк тутумунун КП (%) | 31.12.05 | 30,9 | 69,1 | 30.06.06 | 29,8 | 70,2 | 31.12.06 | 28,2 | 71,8 | 30.06.07 | 16,2 | 83,8 | 31.12.07 | 18,3 | 81,7 | 30.06.08 | 22,0 | 78,0 | 31.12.08 | 21,8 | 78,2 |
| Date | KPI БЭФКМ (%) | Банк тутумунун КП (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.05 | 30,9 | 69,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.06 | 29,8 | 70,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.06 | 28,2 | 71,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.07 | 21,6 | 78,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.07 | 16,2 | 83,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.08 | 22,0 | 78,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.08 | 21,8 | 78,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | KPI БЭФКМ (%) | Банк тутумунун КП (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.05 | 30,9 | 69,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.06 | 29,8 | 70,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.06 | 28,2 | 71,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.07 | 16,2 | 83,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.07 | 18,3 | 81,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.08 | 22,0 | 78,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.08 | 21,8 | 78,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

«Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн

| бети | абзац | басылып чыкканы | ушундай окулууга тийиш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|-------------------|---------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------|-------------------|---------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|---|
| 58 | 3-абзац | Банктар финанссы-кредит системасында басымдуу абалды ээлөөнү улантууда (1.2-график) жана 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде алардын үлүшү 76,0 пайызды түзгөн, бул 2008-жылдын ушул эле мезгилиндегиге Караганда 7,8 пайыздык пунктка аз. | Банктар финанссы-кредит системасында басымдуу абалды ээлөөнү улантууда (1.2-график) жана 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде алардын үлүшү 76,0 пайызды түзгөн, бул 2008-жылдын ушул эле мезгилиндегиге Караганда 2,0 пайыздык пунктка аз. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | график | <p>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү</p> <table border="1"> <caption>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү (%)</caption> <thead> <tr> <th>Тарих</th> <th>Банк тутумунун КП</th> <th>БФКМ КП</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.06.06</td> <td>70,2</td> <td>29,8</td> </tr> <tr> <td>31.12.06</td> <td>71,8</td> <td>28,2</td> </tr> <tr> <td>30.06.07</td> <td>83,8</td> <td>16,2</td> </tr> <tr> <td>31.12.07</td> <td>81,7</td> <td>18,3</td> </tr> <tr> <td>30.06.08</td> <td>83,8</td> <td>16,2</td> </tr> <tr> <td>31.12.08</td> <td>78,2</td> <td>21,8</td> </tr> <tr> <td>30.06.09</td> <td>76,0</td> <td>24,0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү (%)</caption> <thead> <tr> <th>Тарих</th> <th>Банк тутумунун КП</th> <th>БФКМ КП</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.06.06</td> <td>70,2</td> <td>29,8</td> </tr> <tr> <td>31.12.06</td> <td>71,8</td> <td>28,2</td> </tr> <tr> <td>30.06.07</td> <td>83,8</td> <td>16,2</td> </tr> <tr> <td>31.12.07</td> <td>81,7</td> <td>18,3</td> </tr> <tr> <td>30.06.08</td> <td>78,0</td> <td>22,0</td> </tr> <tr> <td>31.12.08</td> <td>78,2</td> <td>21,8</td> </tr> <tr> <td>30.06.09</td> <td>76,0</td> <td>24,0</td> </tr> </tbody> </table> | Тарих | Банк тутумунун КП | БФКМ КП | 30.06.06 | 70,2 | 29,8 | 31.12.06 | 71,8 | 28,2 | 30.06.07 | 83,8 | 16,2 | 31.12.07 | 81,7 | 18,3 | 30.06.08 | 83,8 | 16,2 | 31.12.08 | 78,2 | 21,8 | 30.06.09 | 76,0 | 24,0 | Тарих | Банк тутумунун КП | БФКМ КП | 30.06.06 | 70,2 | 29,8 | 31.12.06 | 71,8 | 28,2 | 30.06.07 | 83,8 | 16,2 | 31.12.07 | 81,7 | 18,3 | 30.06.08 | 78,0 | 22,0 | 31.12.08 | 78,2 | 21,8 | 30.06.09 | 76,0 | 24,0 | <p>1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмү</p> |
| Тарих | Банк тутумунун КП | БФКМ КП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.06 | 70,2 | 29,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.06 | 71,8 | 28,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.07 | 83,8 | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.07 | 81,7 | 18,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.08 | 83,8 | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.08 | 78,2 | 21,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.09 | 76,0 | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарих | Банк тутумунун КП | БФКМ КП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.06 | 70,2 | 29,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.06 | 71,8 | 28,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.07 | 83,8 | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.07 | 81,7 | 18,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.08 | 78,0 | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.08 | 78,2 | 21,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.09 | 76,0 | 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.2.3.6-таблица. Банктардын экономика тармактары боюнча кредит портфелинин түзүмү | "Ипотека" сабы менен 30.06.09-ж. деген мамычанын кесилишиндеги – 1,6 | "Ипотека" сабы менен 30.06.09-ж. деген мамычанын кесилишиндеги –13,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |